

**К. МАХКАМЖАНОВ, Ф. ХОЖАЕВ**

# **ДЕНЕ ТАРБИЯ**

*4-класс окуучулары үчүн  
окуу колдонмо*

Жетинчи басылышы

Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү  
министрлиги басмага сунуш кылган



**«О'QITUVCHI» БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫК  
ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ҮЙҮ  
ТАШКЕНТ — 2017**

**УЎК: 37.037.1(075.2)**

**КБК 74.200.55**

**M 31**

**Р е ц е н з е н т т е р :**

- Р. С. САЛАМОВ** — педагогика илимдеринин доктору, профессор.
- М. ГУЛАМОВ** — педагогика илимдеринин кандидаты, профессор.
- Н. КЕРИМОВ** — педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.

**Махкамжанов К.**

**74.200.55**

**M31**

Дене тарбия : 4-класс окуучулары үчүн окуу колдонмо / К. Махкамжанов, Ф. Хожаев. — 7-басылышы. — Ташкент. : „O‘qituvchi“, 2017. — 176 б.

ISBN 978-9943-22-081-2

**УЎК: 37.037.1(075.2)**

**КБК 74.200.55**

**Республикалык максаттуу китеп фонду  
каражаттары эсебинен басылды.**

ISBN 978-9943-22-081-2

© К. Махкамжанов, Ф. Хожаев

© «O‘qituvchi» БПЧУ, 2005, 2017



Балдар, силер дүйнө бойлоп таанылып, Өзбекстандын туусун жогору көтөрүп жаткан көптөгөн спортчулардын аттарын уккан же алар жөнүндө фильмдерди көргөнсүнөр.

Эгемендүүлүктүн шарапаты менен спортчуларыбыз Дүйнөлүк чемпионаттарда, Олимпиада, Азия оюндары, Азия биринчиликтери жана көрүнүктүү эл аралык мелдешүүлөрдө өзүнчө жамаа болуп катышып, алтын, күмүш, коло медалдарды колго киритип, Өзбекстанды дүйнөгө таанытышты.

Өзбекстандын Биринчи Президенти Ислам Каримовдун 2002-жыл 24-октябрдагы «Өзбекстан балдар спортун өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө»гү буйругу спортко этибарды андан да күчөттү. Буйрук жарыялангандан соң, балдар спорту дагы да кең жайылып, жаштардын арасынан көптөгөн таланттуу спортчулар жетишип чыга бастады.

Спортто ийгиликтерге жетишүү өз-өзүнөн болбостугу табигый көрүнүш. Ал үчүн темирдей бекем эрк жана катуу тартип, тынымсыз эмгек зарыл болот. Ал эми муну жаштыктан тарбиялап баруу керек.

Китеп үч бөлүктөн турат. Силер «Дене тарбия жана спортко таандык теориялык

билимдердин негиздери» темасында организмди чыныктыруу, дene тарбиясы жарайында түрдүү кырсыктар болгондо биринчи жардам көрсөтүү, тулку бойду түзөө жана көнүгүүлөрдү аткарууда туура дем алуу жөнүндөгү теориялык билимдин негиздери менен таанышасыңар. Бул теориялык билимдерди ээлөө үчүн оболу өз күн тартибиңерди түзүп, ага сөзсүз баш ийүүнөр, өз алдынча көнүгүүлөрдү аткаруу жарайында гигиеналык талаптарга амал кылдуу көнүккөндүгүн ээлөөнөр зарыл. «Дене тарбия жарайында практикалык кыймыл көнүккөндүк жана тажрыйбаларын пайдалыу» бөлүмүндө силер программа боюнча гимнастика, жеңил атлетика, спорт түрлөрүнөн: баскетбол, футбол, кол тобу, волейбол, о.э. кросско даярдык, кыймылдуу оюндар, сүзүү усулдарына таандык билимдер жана кыймыл ықтарын ээлешиңер мүмкүн. «Спорттун түрлөрү жана спорт жөнүндө маалыматтар» аттуу үчүнчү бөлүмдө силер сабактан жана класстан тышкary өткөрүлө турган гимнастика жана спорттун түрлөрүнүн маанилери жөнүндөгү билимдерди ээлейсиңер. Булардан тышкary, өзүн-өзү көзөмөлдөп баруу үчүн дene тарбиялык даярдыктын нормативдик талаптарын билип аласыңар.

## ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТКО ТААНДЫК ТЕОРИЯЛЫК БИЛИМДЕРДИН НЕГИЗДЕРИ

### Окуучулардын күн тартиби



Күн тартиби дене тарбиянын курамдык негизи болуп, сенин жакшы өсүүң жана де-ниң соо болуп өнүгүшүң үчүн зарыл.

Саламаттыкты сактоо, аны чыңдоо жана ар тараптан дени сак болуп өсүүдө активдүү аракет жасоо күн тартибинин негизи болуп эсептелет. Түрдүү кыймылдар, оболу, дене тарбиялык көнүгүүлөр нервди тынчтандырууда, жүрөк-кан тамыр, дем алуу системасынын, дene-булчундардын өнүгүшүндө пайдасы чоң. Адам дene тарбиялык көнүгүүлөрдөн туура пайдаланганда анын булчундары күчтүү, өзү шамдагай, аракеттери так, бардык мүчөлөрү сырткы чөйрөнүн түрдүү таасирлерине каршы тура алуучу жана жакшы ылайыкташа алуучу болот. Күн тартиби сенин узун өмүр көрүүн жана натыйжалуу иш жүргүзүүң үчүн зарыл жана ыңгайлуу жол болуп эсептелет.

Мектеп окуучусунун кыймылдуу күн тартиби жалпы күн тартибинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан, ардактуу балдар, силерге төмөндөгү болжолдуу окуу күн тартибин сунуш кылабыз:

**7.00** – уйкудан туруу;

**7.00 – 7.25** – төшөк-орундарды жыйноо,

эртең мененки гигиеналық дene тарбия, суу менен чыныгуу;

**7.25 – 7.40** – эртең мененки тамак;

**7.40 – 8.00** – мектепке баруу;

**8.00 – 12.30** – сабакта болуу. Сабактардын арасында куунак минуталарды өткөрүү, чоң танаписте окуучулардын сыртка чыгып, топ болуп, түрдүү кыймылдуу оюндарды уюштуруусу;

**12.30 – 13.00** – үйгө кайтуу;

**13.00 – 13.30** – түшкү тамак;

**13.30 – 16.00** – эс алуу, ачык абада ойноо, спорттук секция жана ийримдерге катышуу, үй иштеринде ата-энеге жардам берүү;

**16.00 – 17.30** – сабак даярдоо;

**17.30 – 19.00** – сейилдөө, оюндар ойноо, дene тарбиялык көнүгүүлөрдү откаруу;

**19.00 – 19.30** – кечки тамактануу;

**19.30 – 21.00** – эс алуу;

**21.00 – 21.30** – уйкуга даярдык;

**21.30 – 07.00** – уйку.

Эми сага эртең мененки дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн комплексине жана сабактарга даярдануу учурундагы дene тарбиялык паузалар үчүн көнүгүүлөр, атайын медициналык группадагы окуучулар үчүн көнүгүүлөр, мугалим жана врачтын көнеши жана дene тарбиясы мугалими тарабынан сунуш кылышат.

Күн тартибиндеги эртең мененки гимнастика, өздүк гигиена, тамактануу, уктоого ажыратылган убакыт дайыма туруктуу бо-

лушун жана өзгөртүлбөстүгүн баса белгилөө керек. Окуучу жалкоолуктан же өзүн колго ала билбей күн тартибине амал кылбаса, күтүлгөн натыйжага жетише албайт. Күн тартибине амал кылуу бир калыпта кетсе окуучу туруктуу уюшулган жашоо мүнөзүнө тез көнүгөт жана бул күн тартиби ага кубаныч алып келет, саламаттыгын чыңдайт. Жакшы жана дени соо болуп өсүү үчүн дene тарбия жана спорт менен күнүгө 2 – 2,5 saat машыгуу керек. Мындай машыгуулар оюндардан, дene тарбиялык көнүгүүлөрдөн, эртең мененки сабак алдынан өткөрүлө турган физкультуралык паузалар (сабак даярдоо учурунда)дан турушу керек. Эгерде окуучу спорт менен үйдөн сыртта, б.а. спорт секциясында машыкса, ошол күнү үйдө азыраак машыгышы мүмкүн.

Көрүнүп тургандай эле, күн тартиби – бул машыгуу жана эс алууну тартипке салуунун жана убакыттан өнүмдүү пайдалануунун ыңгайлуу жолу болуп саналат.

### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Күн тартиби дегенде эмнени түшүнөсүң?
2. Күн тартибинде эмнелер болот, пикириңди айт.
3. Күн тартибине дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн киритилиши шартпы, сен эмне деп ойлоисун?
4. Эмне үчүн күн тартибине дайыма амал кылуу керек?

## **Окуучуларга коюлған гигиеналық талаптар**



Ар бир адамдын бүткүл жашоосу учурунда өз денесине, чачына, терисине, тырмактарына, ооз көңдөйүнө дайыма жана үзгүлтүксүз көңүл буруусу зарыл.

Тери организмди тышкы чөйрөнүн аркандай терс таасирлеринен, түрдүү зыяндуу микробдордон сактайт жана денеде үзгүлтүксүз түрдө бирдей температуранын сакталып туруусуна жардам берет. Демек, биринчи кезекте денени таза сактоого көңүл буруун зарыл экен. Андыктан дайыма жуунуп туруу керек, антпесе дененин түрдүү зыяндуу микробдорго каршы күрөшүү жана өзүн коргоо жөндөмү начарлап, денеде артүрдүү жарагалар пайда болушу мүмкүн.

Айрыкча, дененин ачык жайларына, тырмак жана анын астына өзгөчө көңүл буруу, колду дайыма самындал жууп туруу керек.

### **Ден соолук – түмөн байлык!**

Денени таза тутуудагы негизги каражат – бул самын жана суу болот. Жуунуу үчүн самын жана жылуу суудан пайдалануу керек. Дененин териси кургак же майлуу болушу мүмкүн. Терини сактоодо анын ушул өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу зарыл. Ар күнү душка түшүү пайдалуу болуп, суунун температурасы  $+37^{\circ}\text{C}$  –  $+38^{\circ}\text{C}$  тан ашпастыгы керек. Эгерде үйдө душ болбо-

со, дененин ачык жерлерин ысык сууда салындап жууш керек. Мончого жумасына бир жолу барсан, мында денени мочалка менен самындап жуушуң керек. Төшөккө жатуудан мурда бутту ар күнү самындап жууш зарыл. Ооз көндөйүн таза сактоо бир гана тиштердин соо болусу үчүн эмес, ички органдардын ооруларынын алдын алууда да чоң роль ойнoit. Ал үчүн тиши, оозду күндө эртең менен жана тамактангандан соң жууп жатууга адаттан. Суу процедураларын кабыл алуу, кээ бир эрежелерге амал кылганда гана пайда келтириши мүмкүн.

*Биринчиден*, суу процедураларын ар күнү, эртең мененки дene тарбия көнүгүүлөрүнөн кийин жасаганың он.

*Экинчиден*, суунун температурасын акырындык менен төмөндөтүп баруу керек.

*Үчүнчүдөн*, суу процедураларынан соң денени сүлгү менен кургап кызарганча аарчыш керек.

Суу процедуралары менен чыныгууну баштоодо, адатта, биринчи күндөрдө белгө чейин жылуу сүлгү менен аарчылат, кийинки күндөрдө болсо дene толук аарчылат. Мында суунун температурасы  $+33^{\circ}\text{C}$  тан  $+34^{\circ}\text{C}$  ка чейин болусу жана аны ар 3—4 күндө бир градуска төмөндөтүп баруу зарыл. Ошондо бир айдан кийин суунун температурасы  $+18^{\circ}\text{C} - +20^{\circ}\text{C}$  ка чейин төмөндөйт.

Чыныгуунун 6 – 8-айларына барып, эми аарчынуунун ордуна душ кабыл кыла баштаса болот. Мында суунун температурасы +30°С тан 35°С ка чейин болуп, процедура 20 – 30 секундага созулушу керек.

Булардан сырткары, урматтуу окуучу, спорт кийимдеринин тазалыгына да өзгөчө көңүл буруу керек. Спорттук бут кийимдерди күнү бою кийип жүрүү мүмкүн эмес.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Терини эмне үчүн сактоо керек?
2. Тырмакты эмне үчүн алып туруу зарыл?
3. Суу процедураларын кабыл алуу эрежелери кандай, айтып бер.

### **Чыныгуу факторлору**



Чыныгуу дегенде организмдин сырткы чөйрөнүн таасирине болгон чыдамдуулугун ашыруу түшүнүлөт. Чыныгууда күн нуру, аба жана суу, башкача айтканда жартылыштын табигый негиздери маанилүү жана орчундуу орунга ээ (1-сүрөт). Алардан орундуу жана туура пайдалануу ден соолукту чыңдайт жана организмиңди чыныктырууда күтүлгөн натыйжага жеткирет.

Чыныккан балдар чыныкпагандарга караганда сабырканаттуу болушат, ички өзгөрүүлөргө ашыкча күч сарптабастан жана өз саламаттыгын, ошондой эле иш



1-сүрөт.

жөндөмдүүлүгүн жоготпогон түрдө кеңири ишмердүүлүгүн жүргүзө алат.

### Ачык абада чыныгуу



Ачык абада чыныгуу, башкача айтканда аба ваннасын кабыл алуу бул эң пайдалуу жана коопсуз чыныгуу усулу болуп саналат (2-сүрөт). Үзгүлтүксүз чыныгуунун ар кандай түрүнө киришүүдөн мурда, ишти аба ваннасын алуудан баштаган оң. Андыктан, абанын чыныктыруучу таасири анын температурасына жараша болот. Дененин ысыкты сезүү өзгөчөлүгүнө карай аба ваннасы түрдүү градустарда болгондо кабыл алынат. Ысык аба ваннасы абанын температурасы  $+20^{\circ}\text{C}$  тан  $+30^{\circ}\text{C}$  ка чейин болгондо, салкын аба ваннасы  $+14^{\circ}\text{C}$  тан  $+20^{\circ}\text{C}$  ка чейин болгондо жана муздак аба ваннасы  $+14^{\circ}\text{C}$  жана андан төмөн болгондо кабыл алынат. Бул көпчүлүк үчүн ыңгайлдуу норма болуп эсептелет.

**2-сүрөт.**



Аба ваннасын кабыл алуу өлчөмү эки жол менен: бул – биринчиден, абанын температурасын акырындык менен төмөндөтүү жана экинчиден, бир түрдөгү ишаракет өткөрүлө турган убакытты узартуу жолу менен белгиленет жана ишке ашырылат.

Алгачкы аба ванналары дени соо балдар үчүн 10 минутка созулат. Мында абанын температурасы  $+15^{\circ}\text{C}$  –  $+20^{\circ}\text{C}$  ка чейин болуусу зарыл. Андан соң процедураны өткөрүү убактысына ар күнү 3 – 5 минуттан кошуп барылат жана ушул тартиптө ал 30 – 50 минутка жеткирилет.

Аба ваннасын алып чыныгуу учурунда окуучу өзүн өзү кыйнап, үшүп калганга чейин барбастыгы керек. Үшүп калуунун баштапкы белгилери пайда болоору менен

бир аз чуркоо жана бир нече гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо зарыл.


Атайын аба ванналарын алып чыныгуудан сырткары, ар кандай климат шартында ачык абада сейилдеп жүрүү, жыл бою терезени ачып уктоого адаттануу да организм үчүн өтө пайдалуу. Бул иш-чаралардын экөөсү төң жогорку дем алуу жолдорунун суукка чыдамдуулугун арттырат. Дайыма жеңил кийинип жүрүү да кандайдыр бир деңгээлде чыныктыруучу касиетке ээ болот.

## Суу мөнен чыныгуу



Суу процедурасы – чыныгуунун эң натыйжалуу жолдорунун бири болуп, буга адамдын ысыкты сезүүсү себеп болот. Адам суунун температурасын абанын температурасына караганда 28 эсе күчтүү сезет э肯.

Ошондуктан, суу чыныгуунун негизги каражаттарынан болуп эсептелет. Мындан сырткары, өзүнө суу себүү, үстүнөн суу куюу, душка түшүү жана чөмүлүү сыйктуу процедуralар адамга түздөн-түз механикалык түрдө таасир көрсөтөт (3-сүрөт). Суудагы минералдык туздар, газ жана башка суюктуктардын эрүүсүнүн эсеби-



3-сүрөт.

нен суу организмге абага караганда бир кыйла көбүрөөк таасир көрсөтөт. Суу процедураларын үзгүлтүксүз өткөрүп, денени чыныктыруу, бул кокусунан сууп кетүүнүн натыйжасында дуушар боло турган түрдүү таасирлерге каршы ишенимдүү профилактикалык көнүгүү болуп саналат.

Суу менен чыныгуу учурунда ным сүлгү менен сүртүнүү, үстүнөн суу куюу, душка түшүү процедураларын адат кылуу керек.

### **Суу менен чыныгуунун баскычтары**

*Аарчынуу* – бул сууда чыныгуунун алгачкы баскычы болуп, дene бир нече күн ным сүлгү менен же колду сууга нымдап турup сүртүп аарчылат. Алгач дененин бел бөлүгүнө чейин, кийин буткүл дененин жогорусунан ылдыйга карай аарчынууга өтулөт. Моюн, көкүрөк, кол жана белди жакшылап нымдап ышкалагандан кийин, сүлгү менен кургаганча сүртүү керек. Аарчыгандада да дene кызарганга чейин аарчуу керек. Мында кыймылдын багыты кан жүрөккө бара турган жакка карай болуусу керек. Аягында, дененин белден төмөн бөлүгү да сүргүлөнөт. Ным сүлгү менен аарчынуу 30 секунддан баштап, 2–3 минутка чейин улантылат.

*Үстүнөн суу куюу* – бул суу менен чыныгуунун кезектеги баскычы болуп эсептелет. Үстүнөн суу куюу айрым мүчөлөргө,

колдорго, моюнга, белге, көкүрөккө, буттун өзүнө тийиштүү болуусу жана жалпы болушу да мүмкүн. Жалпы суу куюу идиштер (лейка, чайнек, чака, көзө) ден, башкача айтканда денеден 5 – 8 см жогору көтөрүп туруп баш жана ийиндерден куюлат. Мында суунун температуrasesы +34°C – +35°C тан башталып, ар 3 – 4 күндө температура 1°C ка төмөндөтүлүп барылат. Аягында суунун температуrasesы +18°C тан +15°C ка чейин түшүрүлөт. Үстүнөн суу куюлгандан кийин, дene кызарганча сүлгү менен тез аарчылат. Бүткүл жарайн үчүн сарпталган убакыт 3 – 4 минуттан ашпастыгы керек.


*Душ* – суу процедуralары арасында душ аркылуу чыныгуу чыныгуунун дагы да пайдалуу көрүнүшү болуп эсептелет. Мында чыныгуу үчүн суу орточо күч менен, бир өлчөмдө же жамгырга окшоп чачыратып берилет. Мында суу менен душтун механикалык таасири бирге кошуулуп, организмге жагымдуу жана чыныктыруучу аракет катары жакшы таасир көрсөтөт. Алгач суунун температуrasesы +30°C – +35°C болуусу жана бүткүл процедурага кete турган убакыт 1 минутаны түзүшү керек. Бара-бара суунун температуrasesы акырындык менен төмөндөтүлүп барылат, душтун астында турлууучу убакыт болсо 2 минуттан ашпайт. Бул процедура да албетте, денени сүлгүдө тез кыймыл жасап, кызартып аарчуу менен аякталат.

*Ачык суу көлмөлөрүндө чөмүлүү* – бул чыныгуунун ар бир балага туура келе турган усулу болуп саналат. Мында организмге биротоло аба, суу жана күн нурунун таасири жакшы сезилет. Чөмүлүүнү суунун температурасы  $+18^{\circ}\text{C}$  –  $+20^{\circ}\text{C}$  болгондо баштоо зарыл. Ардактуу окуучу, эгерде, абанын температурасы  $+14^{\circ}\text{C}$  –  $+15^{\circ}\text{C}$  ка, суунун температурасы  $+11^{\circ}\text{C}$  –  $+13^{\circ}\text{C}$  ка түшүп кетсе чөмүлүүнү таптакыр токтолтуу керек. Көбүрөөк эртең менен жана кечки салкында чондордун көзөмөлүндө чөмүлүү максатка ылайык. Баштап бир маал, кийин 2 – 3 маал чөмүлүү мүмкүн. Ар бир чөмүлүү убактысынын арасы 3 – 4 saat болушу керектигине көңүл бур. Жалпы чыныгуу процедураларынан сырткарды да өткөрүлөт. Булардын арасында көп таралганы бутту жууш жана тамакты суу менен (гаргара кылып) чайкоо эсептелет. Бул иш-аракеттер организмдин түрдүү ооруларга чыдамдуулугун арттырат. Ушундай кылганда организмдин суук тийүүгө жөндөмдүү болгон назик мүчөлөрү чынықтырылган болот.

### Күн нурунда чыныгуу



Күн нуру организм үчүн күчтүү таасир көрсөтүүчү фактор болуп эсептелет. Ал кызыл, сары, жашыл, көгүлтур, көк, кызғылт-көк түстөгү жана инфракызыл, ультракызғылт-көк нурлардан турат.



4-сүрөт.

Күн нуру белгилүү бир өлчөмдө кабыл алынганда гана организмге оң таасир көрсөтөт. Күн нурунан туура пайдаланылбаса, ал кишини түзөлбөс ооруга чаалыктырышы, нерв системасына, жүрөк-кан тамырларына жана организмдин башка мүчөлөрүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Күн нурунда чыныггуу – бул күн ваннасын кабыл алуу, организмге күн менен абанын бирге таасир көрсөтүүсү болуп эсептелет (4-сүрөт). Күн нурларында чыныггууда теринин терең катмарларында пигмент пайда болот жана ал терини күн радиациясынын абдан күчтүү таасир көрсөтүүсүнөн коргойт.

Эгерде күн ысык күндөрдө сейилге чыксан, женçил кийинип, женçил баш кийими кийип алышың керек. Күндө жатканда башка сүлгү жаап же ак жоолук таштап жатууну, ар 2 – 2,5 минутта курсактан жамбашка, соң аркага, кийин дагы жамбашка оодарылып турууну унутпа. Күн ваннасынан соң, көлөкөдө 15 – 20 минут эс ал, үстүндөн

сүү күй, ачык сүү көлмөсүндө 10 – 5 минут чөмүл.

Күн ваннасын эртең менен saat 8 ден 11 ге чейин жана күндүзү 16 дан 18 ге чейин кабыл алуу пайдалуу. Мындай учурда күндүн ультракызылт-көк нурлары көп болот жана бул нур итий (рахит) оорусунун алдын алат.

Күн ваннасын күн тике түшпөй турган, ошондой эле күчтүү жел сокпой турган ар кандай жерде кабыл алса болот. Чыныгууну көбүрөөк шаардан сыртта, сүү бассейндеринин жээктөрөндө алган он, себеби бул жерлерде абанын температурасы бир аз төмөн жана абанын аракети да сезилерлүү болот, а бул болсо денеден жылуулуктун бөлүнүп чыгуусун жакшылайт, сүү процедураларын өткөрүү үчүн да ыңгайлуу болот.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Чыныгуу деген эмне, айтып бер.
2. Ачык абада норма менен чыныгуу кандай ишке ашырылат?
3. Сууда чыныгууну баштоодон мурда эмнелер жасалат?
4. Күн нурунда чыныгуунун сууда чыныгуудан айырмасы эмнеде, сүйлөп бер.

### **Жаракаттануунун алдын алуу жана биринчи жардам көрсөтүү**



Окуучулар арасында айрыкча, дene тарбия сабагында жаракаттануунун алдын алуу жана этият чаralарын көрүп коюу зарыл.

**Бириңчи жардам көрсөтүү.** Урматтуу окуучу! Сен сабакта жаракаттанган балага төмөнкүчө жардам көрсөтүүн мүмкүн. Жаракат алган жерге тынчтандыруу максатында муздак суу күй же болбосо муздак сууга нымдалган сүлгү бас, ал ооруну басандатат. Мисалы, баланын мурду жаракат алып, канап жаткан болсо, анда баш бир аз артка эңкейтирилет. Башка кол менен мурундун четинен 3 – 5 минутка чейин кысып кармап турулат. Натыйжада кан кетүү токтойт.

### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Жаракаттанган жерге кандай жардам көрсөтүлөт?
2. Мурун жаракаттангандында бириңчи жардам кандай көрсөтүлөт?

### **Тулку бойду калыптандыруу жөнүндө**



Тулку бойду туура тутуу дегенде, дененин адаттагыдай көрүнүштөгү абалы түшүнүлөт. Аны кемчиликсиз, туура калыптандыруу үчүн көкүрөк, курсак булчуну жана ийин бөлүгүнүн булчундарынын күчүнө, ошондой эле, омуртка тутумунун кыймылдуулугуна көбүрөөк көңүл бурган абалда дененин бардык булчундарын бир түрдө өрчүтүү зарыл. Тулку боюнду туура калыптандыруу үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалануун мүмкүн:

**Түздөнүп туруу көнүгүүсү өз ара жардамдашып аткарыйлат.** Мында бириңчи оку-

учу туура тулку бой абалын алып турат, экинчиси бул абалдын канчалык туура аткарылганына жакшылап байкоо жүргүзөт.

**Алгачкы абал (A. a.)** – каракуш сөөгү, далы жана бут кетменинин артын дубалга тийгизген абалда тур, бул абалды эстеп кал. Андан соң дубалдан алыстоодо ошол абалды көбүрөөк сактап калууга аракет жаса.

**A. a.** – ушунун өзү, тулку бой абалын эстеп калуу. Бир кадам алдыга жүрүп бурулуу жана баш менен айланма кыймылдарды жасоо. Кайра башты туура тутуп туруу жана бир кадам артка жүрүп дубал жанында токтоп, тулку бойдун абалын текшерүү.

**A. a.** – ушунун өзү. Дубалдын алдында туруп, баш жана жамбашты туура тутуп, белди бүгүү жана алгачкы абалга кайтуу.

**A. a.** – ушунун өзү. Баш, арка жана жамбашты дубалга тиер-тийбес кылып отуруптуруу, буттарды көтөрүү жана бүгүү, кайра алгачкы абалга кайтуу.

**A. a.** – ушунун өзү. Алгачкы абалды эстеп калып, дубалдан алысташуу жана баш, дене, буттар менен бир канча кыймылдарды жасоо жана денени туура тутуп, анын кандалыгын дубал алдында туруп текшерүү.

**A. a.** – ушунун өзү. Алгачкы абалды эстеп калуу. Дубалдан алысталап, тулку бойдун туура абалын сактаган түрдө 5 – 6 секунда айланып жүрүү, соң дубал алдына барып абалды текшерүү.

**A. a.** – күзгү алдында түз тулку бой абалында туруу. Баш, дене, буттар менен бир нече кыймылдарды жасоо. Алгачкы абалга кайтуу, аны күзгү алдында текшерип көрүү.

**A. a.** – бири-бирине арка менен жөлөнүп туруп, туура тулку бой абалын ээлөө жана аркага толук бир жолу айланып, андан соң бири-бириинин абалын текшерүү.

**A. a.** – түз туруп гимнастикалык таякчаны аркада – омуртка тутуму бойлоп тик кармоо жана таякка каракуш сөөгүн жана омуртка тутумун тийгизүү.

Сен жогоруда берилген көнүгүүлөрдөн көздөлгөн максат жана милдеттердин эмнелерден турарын жакшы түшүнүүн керек. Демек, аткарылып жаткан жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн, айрым булчун бөлүктөрүнө өзүнчө таасир көрсөткөндө гана өнүгүүдө артта калып жаткан булчундарды өстүрүү жана тулку бойдогу кемчиликтөрди жоготуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Тулку бойдогу кемчиликтөрди жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн жардамында андан да ийгиликтуү түрдө жоюуга болот. Мисалы, тулку бой бүкчөйүп калган болсо, көбүрөөк омуртка тутумун түздөөгө, ийин бөлүгүнүн булчундарынын чыңдалышы жана алардын күчүн арттырууга көңүл бурулат жана омуртка тутумунун жогорку бөлүгүнүн кыймылдуулугун арттырууга жардамдаша турган көнүгүүлөр көбүрөөк аткарылат.

Лорда (керилген) тулку бойду түздөөдө алдыга ийилген көнүгүүлөр жана курсак

булчуну көнүгүүлөрү, омуртка-бел булчундарын чыңдоо үчүн болсо дене жамбашсан муунунан бүгүлө турган, ошондой эле дененин арткы бөлүгүндөгү булчундарды созуу (бул омуртканын бел бөлүгүндөгү бүгүлүүнү азайтат) көнүгүүлөрү аткарылат.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Тулку бойду туура тутуу дегенде әмнени түшүнөсүң?
2. Туура тулку бойго тиешелүү абалды ээлөөнү үйрөнүүдө кандай көнүгүүлөрдөн пайдаланылат?

### **Дене тарбиялыштык көнүгүүлөрдү аткарууда туура дем алууну үйрөнүү**



Адамдын ички мүчөлөрү анын кыймылдары менен өз ара байланышта болот. Кыймылдоо учурунда адамдын жүрөк согуусу, дем алуусу тездешет, бул тамак сицирүү жана кан айлануусуна өз таасирин көрсөтөт. Туура дем ала билүү кан айлануусу жана дем алуу мүчөлөрүнүн өнүгүү жарайнынын жакшыланышына жардам берет жана тынч абалда булчундардын турмуштук ишмердүүлүгүн бирдей кармап турууну камсыз кылат. Туура дем алууну үйрөнүү үчүн дем алуунун түрлөрүн жана дем алуу эрежесин билүү керек.

**Дем алуу түрдүүчө болот**, булар: көкүрөк же кабырга менен, курсак же диафрагма менен жана аралаш дем алуу.

*Көкүрөк менен дем алууда* дем алуу көкүрөк көндөйүнүн кеңейиши эсебинен, дем чыгаруу болсо кабыргалардын ордуна келүүсү жана көкүрөк клеткасынын көлөмүнүн тараюусунун эсебинен болуп өтөт.

*Курсак менен дем алууда* дем алуу диафрагманын кыскаруусу жана түшүүсү, буга ылайык көкүрөк көндөйү көлөмүнүн жогорудан ылдыйга кеңейиши, ал эми дем чыгарууда көкүрөк көндөйү көлөмүнүн тараюусу жана диафрагманын көтөрүлүүсүнүн эсебинен жүрөт. Белгилүү болгондой, диафрагманын көлөмү канча чоңойсо, көкүрөк көндөйүнүн көлөмү да чоңоёт.

*Аралаш дем алууда* дем алуу жана чыгаруу көкүрөк көндөйүнүн бардык бағыттар боюнча кеңейүүсүнүн жана тараюусунун эсебинен жүрөт. Бул терең дем алууга мүмкүндүк бере турган дем алуунун эң максатка ылайык түрү болуп эсептелет.

*Дем алуу эрежеси.* Дем алуу жана чыгаруу мурун аркылуу үнсүз, бир калыпта, артыкча күчөнүүсүз аткарылышы керек.

Дем чыгаруу дем алууга караганда бир аз узакка созулат, мында дем алуу 2 жолу болгондо дем чыгаруу 3 жолу; дем алуу 3 жолу болгондо дем чыгаруу 4 жолу; дем алуу 4 жолу болгондо дем чыгаруу 5 жолуга жетиши мүмкүн. Булчундар иштеп жатканда кыймылга ылайык дем алуу керек; дем алуу—булчундар аз күчөнгөндө жана көкүрөк көндөйү кеңейгенде, дем чы-

гаруу болсо булчундар күчөнгөндө жана көкүрөк көндөйүк кысылуу кыймылын жасаганда аткарылышы керек. Кыймыл жасоо учурунда тигил же бул булчуң топторунун күчөнүүсүнүн натыйжасында дем алуунун тигил же бул түрү көбүрөөк аткарылышы мүмкүн. Бир гана оңой шартта эле эмес, ошондой эле татаал шарттарда да терең дем алуу керек, ал үчүн атайын көнүгүүлөр аткарылат.

1. *Алгачкы абал (A. a.)*. – негизги тик туруу. Көкүрөк көндөйүн түшүрүп, жай (3 жолу) дем чыгаруу. Көкүрөк көндөйүн көтөрүп же кеңейтип, 2 жолу дем алуу. Көнүгүүнү бөлүп-бөлүп 4 жолу кайталоо жана ар бир көнүгүү арасында 30 секунда тыныгуу зарыл. Ушул көнүгүүнү отуруп жана чалкалап жатып аткаруу.

2. *A. a.* – негизги тик туруу. Бириńчи көнүгүүнүн өзү. 5 – 6 жолу дем чыгаруу жана 4 эсепте дем алуу аткарылат.

3. *A. a.* – чалкалап жатып колдор баштын артында же капиталда, көкүрөк көндөйүн ичке тартып, узак мөөнөт 4 – 6 жолу терең, жай дем чыгаруу. Көкүрөк көндөйүн көтөрүп, 3 – 4 жолу дем алуу. Ушунун өзүн отурган жана тик турган абалдарда аткаруу.

4. *A. a.* – чалкалап жатып, алакандарды курсакка коюу, курсак булчундарын түйүлтүп ичке тартуу жана 6 – 8 жолу узак дем чыгаруу. Курсакты шишитип, 3 – 4 жолу

дем алуу. Бармактар менен курсакты жеңил басып, анын тартылуу жана шишип чыгуусун күзөтүү. Ушунун өзү, алакан менен курсакты басып дем чыгаруу. Ушунун өзүн отурган жана тик турган абалда да аткаруу.

Түрдүү гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарғанда дем алуу ритмин күзөтүүгө, кайсы учурда дем алуу же башка түрдөгү дем алуудан пайдалануу керектигин аныктоого үйрөнүлөт. Орточо күчөнүү менен жумуш аткарғанда жана буга бардык булчундар катышкан учурда аралаш дем алуудан пайдаланылат.

Эгерде оор жумуш же бурч пайда кылышп асылуу жана таянуу аткарылса, курсак булчундары чыңалат, мында көкүрөк менен дем алышат. Ийин алкагынын булчундары орточо чыңалганда, башкача айтканда горизонталь абалда асылуу, таянуу, колдордо тик туруу абалдарында болсо курсак менен дем алуу максатка ылайык болот.

## ЖАЛПЫ ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ КӨНҮГҮҮЛӨР



Сен тулку боюнду сулуу өнүктүрүү, ошондой эле туура жана терең дем алууну үйрөнүүндө жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн ордун башка эч кандай көнүгүү баса албайт. Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр организмге, мындан сырткары, белгилүү бир булчун топтору жана муундарга өзүнчө жана багытталган таасирин тийгизет. Алар

көкүрөк көндөйү, омуртка тутуму, буттарда пайда боло турган кемчиликтерди жоюуда өзгөчө негизги ролду ойнойт. Ошондуктан жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү ар бир сабакка киритуу зарыл. Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн комплексин түзүүдө кол, ийин алкагы, бут жана моюн булчундарын өнүктүрүүгө бағытталган көнүгүүлөр алышы керек.

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү түрдүү катарларда, бир, эки кишилик катарда, кеңири, жакын катарда, турган ордунда жана жүрүүдө, түрдүү буюмдар: желекчелер, секиргич жип, гимнастикалык таякча, айланна, топ жана башкалар менен аткаруу мүмкүн. Бирок булар сенин даярдыгыңа карай белгиленет.

### Көнүгүүлөрдүн биринчи комплекси



1. *Алгачкы абал (A. a.)*. Колдор ылдыйда, буттар ийин кеңдигинде коюлган. 1 – 4 дегенде колдорду алдыга шакек сыяктуу айландыруу. Ушунун өзүн артка аткаруу.

2. *A. a.* Колдор ийинде, буттар ийин кең-дигинде коюлган. 1 – 2 дегенде колдорду жогоруга узаттуу; 3 – 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.


3. *A. a.* Колдор белде, буттар ийин кең-дигинде коюлган. 1 дегенде он жакка ийилүү 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн кайра сол жакка аткаруу.

4. *A. a.* Кол бармактары чиркештире кармалган, буттар ийин кеңдигинде. 1 – 3 дегенде алдыга ийилип, алакандарды полго тийгизүү. 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

5. *A. a.* Колдор эки жакка узатылып, буттар ийин кеңдигинде. 1 дегенде тулку бойду сол жакка ийүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң жакка аткаруу.

6. *A. a.* Чалкалап жаткан абалда, колдор капталда. 1 – 2 дегенде буттарды бүгүү жана жазуу (велосипед айдоо аракетин буттарда аткаруу).

7. *A. a.* Тизеде туруп колго таянуу жана башты алдыга каратуу. 1 – 2 дегенде баш-



ты ылдыйга каратуу жана белди жогоруга жаа сымал абалга келтириүү; 3 – 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.


8. *A. a.* Колдор белде, буттар ийин кеңдигинде коюлган. Эки бutta секириүү, андан жүрүүгө өтүү (5-сүрөт).

### Желекчелер менен аткарыла турган көнүгүүлөр



1. *Алгачкы абал (A. a.)*. Негизги тик туруу: 1 дегенде колдор капталга узатылат; 2 дегенде бут учтарына көтөрүлүп, колдор жогоруга созулат; 3 дегенде бут бүтүндөй таманга коюлат, колдор капталга созулат; 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу (6-а сүрөт).

2. *A. a.* Негизги тик туруу: 1 дегенде он бутту ийин кеңдигинде капталга коюп, колдор жогоруга көтөрүлөт; 2 – 3 дегенде он тарапка ийилүү жана колдорду капталга түшүрүп туура кармап туруу; 4 дегенде



1

6-а сүрөт.

алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн сол жакка аткаруу.

3. **A. a.** Негизги тик туруу: 1 дегенде оң бутту артка узатуу жана керилип, колдорду жогоруга көтөрүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн сол бутта да аткаруу.

4. **A. a.** Бутту ийин кеңдигинде коюу. 1 – тизelerди бүкпөй алга эңкейип желекчелерди бут алдына коюу; 2 – колдорду белге коюп артка керилүү; 3 – тизelerди бүкпөй, алга эңкейип желекчелерди алуу; 4 – алгачкы абалга кайтуу.

5. **A. a.** Негизги тик туруу: 1 дегенде колдорду алга жогоруга көтөрүү; 2 дегенде колдорду айкаштырып, желекчелерди баш үстүндө кармоо, пружина сыйктуу отуруптуруу; 3 дегенде колдорду капталга – ылдыйга түшүрүү жана түздөнүү.


6. **A. a.** Буттарды жуптاشтырып, колдорду алдыга-капталга созуу. 1 дегенде сол бутту шилтеп, буттун учун оң колдогу желекке тийгизүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң бутта аткаруу.

7. **A. a.** Негизги тик туруу абалында колдорду аракеттендирип жогоруга созулуу жана капталга түшүрүү.


8. **A. a.** Желекчелерди ылдыйга түшүрүү жана ордунда туруп жүрүү (б-б сүрөт).




2




4



5



6



7

8

**6-б сурет.**

## Гимнастикалық таякча менен аткарыла турган көнүгүүлөр



1. *Алгачкы абал (A. a.)*. Таякчаны ылдый тутуп буттарды ийин көндигинде коюу. 1 – 2 дегенде бут учуна көтөрүлүп, таякчаны жогоруда кармоо; 3 – 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.


2. *A. a.* Буттарды ийин көндигинде коюу жана таякчаны аркада кармап турруу. 1 – 2 дегенде таякчаны балтыр жана сандын арасына кысып, колдорду алга узатуу, чөгөлөп отуруу; 3 – 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

3. *A. a.* Буттарды ийин көндигинде коюп, таякчаны ылдыйда кармоо. 1 – 2 дегенде кезек менен баштап он, кийин сол бутту таякчанын үстүнөн өткөрүү жана денени түздөп турруу; 3 – 4 дегенде таякчаны аркада ылдыйда кармап турруу. Ушунун өзүн сол буттан баштап кайталоо.

4. *A. a.* Таякчаны ылдыйда кармоо, буттарды ийин көндигинде; 1 – 2 дегенде таякчаны жогорудан аркага өткөрүп турруу; 3 – 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

5. *A. a.* 1 – 2 дегенде таякчаны он колдо кармап, колдорду капиталга узатуу; буттарды ийин көндигинде коюп, онго бурулуу; таякты он колдон сол колго алуу жана солго бурулуу. Алгачкы абалга кайтуу.

6. *A. a.* Гимнастикалық таякчаны алдыда, ылдыйда тутуп турруу; 1 – 2 дегенде сол



**7-сүрөт.**

бутту артка узатып, учуна коюу жана колдорду жогоруга көтөрүп керилүү; алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң бутта аткаруу.

7. *A. a.* 1 – 2 дегенде колду белге коюп, жерде жаткан таякчанын үстүнөн алдыгагартка секириүү (7-сүрөт).

### Секиргич жипте аткарыла турган көнүгүүлөр




1. *Алгачкы абал (A. a.).* Секиргич жипти колдо ылдыйда кармап туруу. 1 – 2 дегенде буттарды ийин көндигинде коюу жана бут учуна көтөрүлүү жана колдорду жогоруга узатып, керилүү. Алгачкы абалга кайтуу.

2. *A. a.* 1 – 2 дегенде секиргич жипти моюндан түшүрүп, учтарынан кармап туруу жана буттарды ийин көндигинде коюу. 3 – 4 дегенде солго буруулуп, сол колду түздөп кармоо жана секиргич жипти ийинге параллель абалда тутуп туруу; алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң жакка да аткаруу.

3. *A. a.* 1 – 2 дегенде чалкалап жаткан абалда секиргич жипти түздөлгөн колдо сан үстүнөн түшүрүп кармоо; 3 – 4 дегенде буттарды көкүрөккө тартып, секиргич жипти таман астында кармоо; алгачкы абалга кайтуу.

4. *A. a.* 1 – 2 дегенде буттарды кең коюп, секиргич жипти тебелеп туруу жана жип-



**8- сүрөт.**

тин эки учунан кармап катуу тартуу; 3 – 4 дегенде алдыга ийилип, колдорду артка узатуу; алгачкы абалга кайтуу.

5. **A. a.** 1 – 2 дегенде кол менен секиргич жипти артта кармоо; 3 – 4 дегенде секиргич жип менен секириүү. Алгачкы абалга кайтуу (**8-сүрөт**).

## **ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАРАЯНЫНДА ПРАКТИКАЛЫК КЫЙМЫЛ КӨНҮККӨНДҮК ЖАНА ТАЖРЫЙ- БАЛАРЫН ПАЙДА КЫЛУУ**

**Гимнастика жөнүндө**



Гимнастика сабагы атайын жабдылган спорт залында же ачык гимнастикалык аяңчада өткөрүлөт. Аяңчада спорттук жабдыктарды сабак учурунда машыгып жаткан топтор бири-бирине тоскоол болбой тургандай кылышып жайгаштыруу керек.

Мында окуучулардын жалпы катарга түруусуна, жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр, көркөм гимнастика көнүгүүлөрү, оюн жана эстафеталарды өткөрүүчү жайлардын тандалышына көнүл буруу зарыл.

Сабак учурунда топ, секиргич жип, чоң алкак, гантель, гимнастикалык таякчалардан өнүмдүү пайдаланууга аракет кылышат. Ал үчүн топторго бөлүнүп, кезек менен спорттук аспаптарды пайдаланылат.

Ардактуу окуучу, сен дene тарбия сабагында спорттук кийимдерде болуун максатка ылайык болот.

Сабакта гимнастика жөнүндө жалпы маалымат алуу менен бирге саламаттыгынды чындоого, дene тарбиялык жактан ар тараптуу шайкеш өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүчү, организмдин турмуштук зарыл кыймыл-аракет тажрыйбаларын өнүктүрүүчү

көнүгүүлөр жана спорт гимнастикасының түрлөрү (спорт жана көркөм гимнастиканын элементтери, акробатика) менен таанышууга жетишесин.

Мындан сырткары, эртең мененки гимнастикалық көнүгүүлөрдүн комплексин өз алдыңча түзүү жана аларды туура аткарууну үйрөнөсүң.


Гимнастикалық көнүгүүлөрдүн кантип киши организминин системасына жана кыймыл аппараттарына түздөн-түз таасир көрсөтүүсүн түшүнүп аласың.

Машыгуу учурунда аспап-жабдыктарды көздөн кечирбей туруп машыгууга киришпе. Спорттук жабдуулардан секирип түшүүдө таянып секириүүнү унутпа.


### **ТИЗИЛҮҮ ЖАНА КАЙРА ТИЗИЛҮҮ**

Сен 3-класста катарга туруу көнүгүүлөрүн аткарууну үйрөнүп алгансың, 4-класста болсо сапка тизилүү усулдарын, тизилүү жана кайра тизилүүнү, бир жерден экинчи жерге которулуу усулдарын, аралыкты алыстаттуу жана жакындаштырууларды үйрөнүп алуун зарыл.

*Бир катар болуп тизилүү (9-сүрөт).*




*Турган жерде онго же солго бурулуу (10-сүрөт).*




**10-сүрөт.**

*Бир катардан экинчи катарга тизилүү (11-сүрөт).*




**11-сүрөт.**

*Бир катардан үч катарга тизилүү (12-сүрөт).*



**12-сүрөт.**




**13-сүрөт.**

Үч катарга кыры менен тизилүү (13-сүрөт).

Кыймыл учурунда бир катардан үч, төрт, беш катарга тизилүү (14-сүрөт).

Бөлүнүү жана эки катарга биригүү (15-сүрөт).


Эки катардан биригүү аркылуу төрт катарга тизилүү (16-сүрөт).



**14-сүрөт.**




**15-сүрөт.**




**16-сүрөт.**


17-сүрөттө: а) айланып жүрүү; б) диагональ бойлопжүрүү; в) тескери багыт боюнча жүрүү көрсөтүлгөн.



**17-сүрөт. а**




**б**




**в**

Төрт катардан бир катарга тизилүү жана жылан изи болуп жүрүү (18- а, б сүрөттөр).




18-сүрөт.

Капталга узатылган колдордун кеңди-гинде жайылуу. Үч, төрт кишилийк катарда жүрүп жайылуу (19-а, б сүрөттөр).




19-а сүрөт.



**19-б сүрөт.**

Алдыга сунулган колдордун узундугунда жайылуу. Бир-төрт эсебинде кыры менен жайылуу (20-сүрөт).




**20-сүрөт.**

Бул жерде ондогу баштоочу, үчүнчү, бешинчи, жетинчи окуучу ордунда калып, алдыга кадам таштап жайылат жана артка бурулуп, жайына келип турат.


Бир катарлуу саптан эки катарлуу сапка өтүү. Мындай эки катарлуу сапка өтүүнү эки усулда аткаруу мүмкүн.

**Бириңчи усул:** бир-эки деп саналат жана бириңчи номерлүүлөр алдыга бир же эки кадам коюп артка чыгат (21-сүрөт).




**21-сүрөт.**

Экинчи усулда бириңчи номерлүүлөр он бут менен алдыга-солго кадам коёт жана экинчи окуучунун алдына өтүп турат (22-сүрөт).




**22-сүрөт.**



**23-сүрөт.**

Бир айланадан экинчи айланага кайра тизилүү эки усулда аткарылат.

*Бириңчи усул:* бир-эки деп саноо жолу менен (23-сүрөт).



**24-сүрөт.**

**Экинчи усул:** катар номерин саноо жолу менен. Мында алгач эки четки (1–36) жана эки ортоңку номерлүү (18 жана 19) балдар аныкталат. Кийин 1 – 18 номерлүү балдар бир айлананы, 19 – 36 номерлүү балдар экинчи айлананы пайда кылышат (24-сүрөт).

### Арканга жармашып чыгуу



Урматтуу окуучу, сен жармашып чыгуунун үч түрдүү усулда аткарылуусун билип алгансың. Баштапкы абал, түздөнгөн колдорго асылып турасың. 1-усулду аткарганда, баштап асылып турган буттар тизеден бүгүлүп, көкүрөккө тартылат. Мында арканды тизелердин алды жана оң буттун учу, сол буттун таманы менен кысып алынат, кол да бир аз бүгүлөт. 2-усулду аткарганда буттарды түздөп, колдорду бүгүп, жогоруга тартыласың (кол удаалаш коюлуусу керек). 3-усулду аткарганында арканды буттар менен катуу кысып, колдорду кезеги менен жогорураактан кармап тартыласың.

**Үйрөнүүнүн удаалаштыгы.** 1. Баарынан мурда арканды колдор менен кандай кармоону үйрөн. Кийин арканда тартынуу көнүгүлөрүн аткар.

2. Жардамчы көнүгүлөрдөн пайдаланган түрдө арканды бут менен ар түрдүү усулдарда кармоого машык.

3. Арканда буттарды түйүнгө тиреп асылып тур.

4. Термелип турган арканда асылып тур (термелүү бурчу  $25^\circ$ ).

5. Арканда асылып туруп, буттарды жылдыр.

6. Арканда асылып туруп, колдорду жылдыр.

7. Асылып туруп, тизени көкүрөккө тарт.


8. Түйүндүү арканга жармашып чык.

9. Арканды бут алаканы менен алмаштырып кысып кармап турууну ишке ашыр.

Арканга жармашып чыгууга үйрөтүүнүн үч усулу 25-сүрөттө келтирилген.

Арканды бут менен кысып кармоону баштап столдо, козёлдо, кондо, скамейкада отурган абалда үйрөн. Ал үчүн төмөнкү даярдоочу көнүгүүлөрдү аткаруун мүмкүн:

1. Полдо (төшөктө, матта) отуруп, колдор менен арканга асылуу жана колдорду жылдырып, жатып асылуу абалына өтүү.



2. Ушул абалдан туруп асылуу абалына өтүү.

3. Жатып асылган абалда, полдо буттар менен онго (солго) кадам таштоо.

4. Жатып асылган абалда, кезеги менен бир колду коюп жиберип асылып туруу.

### Оор нерсени көтөрүү жана алышп барып коюу



Оор нерсени көтөрүп алышп барып коюу көнүгүүсүн сен күчтү, шамдагайлыкты, чыдамкайлыкты өнүктүрүү, ошондой эле жамаа болуп аракеттенүү тажрыйбаларын пайда кылуу максатында аткарасың. Мында жүктүн оордугу 10 – 12 кг дан ашпастыгы керек. Алышп барып коё турган буюмун миздүү, кырдуу болбостугу, кармап алуу үчүн абдан ыңгайлуу болушу керек. Буюмдарды бир жерден экинчи жерге алышп өтүү убактысы 10 – 15 секунддан ашып кетпесин.

Оор буюмду алышп барууну үйрөнүп жатканында этият болушун, булчундарың ашыкча күчөнбөстүгү керек жана бул учурда алдыга бир аз ийилген абалда жүрүү пайдалуу. Мындай абалда белге күч келүүсүнө жол койбостукту унутпа.

### Темага байланыштуу суроолор

1. Жылан изи болуп жүрүү кандай болоорун көрсөтүп бере аласыңбы?

2. Бир катардан эки катарга тизилүү кандай аткарылат?



3. Диагональ бойлоп аракеттенүүнү көрсөт.
4. Төрт катардан бир катарга туруу кандаи ишке ашырылат?
5. Катардан кыры менен тизилүүнү көрсөтүп бергиле.
6. Арканга жармашып чыгуу көнүгүүлөрүн көрсөтүп бер.

## Аралаш жана жөнөкөй асылуулар



Спорттук жабдууга асылуу деп, мында сенин ийиниң кармоо чекитинен төмөн жайгашкан абалда болот. Спорттук жабдууга тулку бойдун бир бөлүгү менен, мисалы, колдор менен асылсан — жөнөкөй асылуу деп эсептелет. Тулку бойдун башка бир бөлүгү менен спорттук жабдууга же полго таянган абалда асылсан, анда — аралаш асылган болосуң. Бул көнүгүүлөр сага кол жана ийин алкагы булчундарыңдын өнүгүшүнө, ошондой эле, арка, курсак, көкүрөк жана бут булчундарына көп, ал эми бут булчундарына салыштырмалуу таасири аз, бирок жалпы булчундарыңдын чыныгуусуна пайдасы чоң.

Асылуулардан туура пайдалансаң тулку боюндан туура калыптануусуна жакшы таасир көрсөтөт. Асылуу көнүгүүлөрү көбүрөөк спорттук жабдууларда аткарыйлат, ошондуктан сен көнүгүү аткарғаныңда, алардын бийиктигин, көндигин жана башка өзгөчөлүктөрүн эсепке алуун керек. Бул сага өзгө-

рүлмө шарттарда машыкканда өзүңдү башкара алуу тажрыйбасы жана көнүкмөлөрүнүн пайда болусуна жардам берет.

Асылуу көнүгүүлөрү да гимнастикага мүнөздүү болгон тактыкта аткарылуусу менен башка кыймыл түрлөрүнөн айырмаланат, көнүгүүлөрдү аткарғаныңда буга өзгөчө көңүл бур. Сага кыйын болгон, башкача айтканда булчундарга, тарамыштарга, дем алуу мүчөлөрүңө терс таасирин көрсөтө турган көнүгүүлөрдү аткарғаныңда этият бол.

Асылуу көнүгүүлөрүн аткарғаныңда колдорундун кармоо абалы өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул көнүгүүлөр дем алуу үчүн таатал, ыңгайсыз жагдайды түзүп, дем алууну оордотот. Ошондуктан сен көнүгүү аткарып жатканыңда дем алууну токтотпостукка, тегиз жана терең дем алууга үйрөнүшүң керек.

Асылуу көнүгүүлөрүн жеке абалда да, топ болуп да аткаруун мүмкүн. Ар эки абалда да спорттук жабдуудан туура пайдаланышың, көнүгүүнү туура баштап, туура аяктоого, көнүгүүнү аткарып болгондон соң туура секирип түшүүгө, ыңгайсыз абалда өзүңдү ондол алууга жана спорттук жабдуулардан үйрөтүлгөндөй алыштоого адаттанышың керек.

Асылуу көнүгүүлөрү төмөнкү спорттук жабдыктарда: горизонталдық устунда, бру-

тарда, гимнастикалық шатыда, скамейка-да, турникте, арканда, алқактарда аткары-лат. Көпчүлүк көнүгүүлөрдү аткарғанда гимнастикалық төшөктөр (маттар) керек болот.

### **Жөнөкөй жана аралаш асылуу усулдары:**


- тик турган абалда асылуу (26-сүрөт);
- чөгөлөгөн абалда асылуу (27-сүрөт);
- турникте жатып асылуу (28-сүрөт);
- буттарды артка узатып асылуу (29-сүрөт);




**26-сүрөт.**



**27-сүрөт.**




**28-сүрөт.**



**29-сүрөт.**


- кол менен арка жактагы таянычты кармап туруп асылуу (30-сүрөт);
- жатып асылган абалда колдорду бүгүү (31-сүрөт);




**30-сүрөт.**



**31-сүрөт.**




**32-сүрөт.**



**33-сүрөт.**


- горизонталдык устунга эки бут - жана эки колдо асылуу (32-сүрөт);
- горизонталдык устунга бир бут жана эки колдо асылуу (33-сүрөт);
- бийик турникке асылуу жана се-кирип түшүү (34-сүрөт);
- турникке бутту тизеден бүгүп жатып асылуу (35-сүрөт);
- гимнастикалык шатыда бурч пайда кылыш асылуу (36-сүрөт); кол менен кармоо усулдары; а – жогорудан кар-моо; б – ылдыйдан кармоо; в – аралаш




**34-сүрөт.**



**35-сүрөт.**



**36-сүрөт.**




**37-сүрөт.**


кармоо; *г* – колдорду кайчылаштырып кармоо (37- *a*, *б*, *в*, *г* сүрөттөр).

### **Аралаш жана жөнөкөй таянуулар:**


- билектерге таянуу (38-сүрөт);
- оң бутту жогорудан өткөрүп таянуу (39-сүрөт);
- колдорду артка коюп таянуу усулдары (40-*a*, *б*, *в* сүрөттөр);





**38-сүрөт.**



**39-сүрөт.**



**40-сүрөт.**



**41-сүрөт.**

— скамейкага түрдүү усулдарда таянуулар (41-сүрөт).

## Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү




Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү бул – кеңейтилген таяныч аяңтасында тулку бойду кыймылсыз жана кыймыл учурунда керектүү абалда кармап туруу болуп саналат. Алар сендеги кыймылдын шайкештигин, кунт коюучулукту, өзүн тута билүүнү, чыдамкайлыкты, чечкиндүүлүктү тарбиялоого, мейкиндикте болжол алууга жардамдашат.


Мындан сырткары, сенде келишкен бой-келбетти калыптандырууда, бир калыпта дем алуу жана кыймылдарды так аткарууда бул көнүгүүлөрдүн ролу чоң.


Кааласаң тең салмактуулукту сактоонун жөнөкөй көнүгүүлөрүн спорттук жабдууларсыз деле аткарышың мүмкүн: белгиленген

**42-сүрөт.**



**43-сүрөт.**





**44-сүрөт.**




**45-сүрөт.**


сызық боюнча жүрүү, колдордун абалын өзгөртүп, буттун учунда жүрүү (42-сүрөт); жантайтып коюлган скамейканын үстүндө буттун учу менен жүрүү (43-сүрөт).

Топтун үстүнөн аттап өтүп, төң салмактуулукту сактап басуу (44-сүрөт). Бир бутту артка көтөрүп сунуп, алга ийилген абалда экинчи бутта төң салмактуулукту сактап туруу. Бул көнүгүүнү баштап полдо, кийин горизонталдык устундун үстүндө жана эки бүктөлгөн секиргич жиптин үстүнөн секирип өтүү менен аткарсаң да болот (45-сүрөт).

Бут учтарында горизонталдык устундун үстүндө капиталына кадам таштап жүрүү (46 – 47-сүрөттөр).



**46-сүрөт.**



**47-сүрөт.**

*Оңго, солго кайчылаш кадамдап жүрүү.* Бул үчүн сен буттун учунда турганда оң бутундун алдына сол бутунду кайчылаш түрдө коюшуң жана таяныч бутундун учун оңго бурууң керек. Ушунун өзүн башка бутта аткар. Кайчылаш кадамдарды баштап тегиз жерде, кийин гимнастикалык скамейкада үйрөнсөң максатка ылайык болот.

*60–80 см бийиктике тартылган жиптин астынан өтүү.* Бул үчүн буттарды керген абалда алдыга ийилип жиптин астынан өт жана түздөнүп туруп кыймыл бағыты жакка башыңды бур. Эми ушул кыймыл аракеттерди тосмонун алдында токтобой аткар.

*Бир бутта жарым чөгөлөп отуруу.* Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн горизонталдык устундун ортосуна түз турган абалда келип бир бутта чөгөлөп отур. Андан соң көнүгүүнү кезеги менен оң жана сол бутта аткар.

### Ордунда туруп бир жана эки бутта секириүү



Бир же эки бутта секирип жатканыңда буттарды түздөп, буттун учун созуп, тулку бойду түз карма. Колдорду жогоруга кыймылдатып түртүлүүнү жөнілдештир.

*Үйрөнүүнүн удаалаштыгы.* 1. Бул үчүн сен буттарды кайчылаштырган абалда эки

буттап секир; ушунун өзүн буттарды аба-да алмаштырып аткар.

2. Бир бутту ар түрдүү абалдарда кар-мап экинчи бутта секир.

3. Колдорундун абалын өзгөртүп, кезеги менен оң жана сол бутта секир.

4. Бир бутуңда туруп, экинчисин алдыга сунуп тең салмактуулукту сакта.

Урматтуу окуучу, тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн өзүнчө үйрөнүүдө татаал болбогон аралаш көнүгүүлөрдү да аткар. Ал үчүн сен жүрүү, бурулуулар, бут учунда, тизелерде туруу, кол, буттун кыймылдары жана башкалардан пайдалансаң болот.

Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн иш жүзүндө аткаруу үчүн колдун алгачкы абалын, тулку бойдун, буттардын кыймылын өзгөртүүн; кошумча буюмдар (топ, таякча, секиргич жип, чоң алкак) дан пайдалануун; кыймыл түрлөрүн (таманда, буттун учунда, майда жана ар түрдүү кадамдар менен) өзгөртүүн; кошумча тапшырмалар (аттоо, тоскоолдуктун астынан өтүү, нерселерди илип алуу)дан пайдалануун; таянуучу же-риңдин аянын кичирейтүү аркылуу татаал-даштыруун мүмкүн.

## Акробаттык көнүгүүлөр



Акробаттык көнүгүүлөр сага күчтү, шам-дагайлыкты, ылдамдуулукту, ийилгичтики, эр жүрөктүктү жана чечкиндүүлүктү өнүк-түрүүгө жардам берет жана мейкиндикте


туура болжол алууга үйрөтөт. Булардан сырткары, акробаттык көнүгүүлөрдүн спорттун көп түрлөрү, айрыкча, спорт гимнастикасы, сууга секириүү, жеңил атлетика жана спорт оюндарын ошондой эле кышкы спорттун түрлөрү боюнча тажрыйбаларды тезирээк өздөштүрүүндө пайдасы чоң. Сен бул көнүгүүлөрдү аткарууда санитария-гиgieneна эрежелерине да амал кылууң керек. Гимнастикалык төшөктөрдүн жана килемдердин ар дайым таза болушуна, алардын үзгүлтүксүз аарчылып, жуулуп турулуусуна көнүл бурууң зарыл. Жылдын ысык күндөрүндө жөнөкөй акробаттык көнүгүүлөрдү чөптүү, кең аянтарда өткөрсө да болот.

Акробаттык көнүгүүлөрдү шарттуу түрдө эки түргө бөлүшөт. Бириңчисине өнүктүрүүчү (динамикалык), экинчисине бир калыпта аткарылуучу көнүгүүлөр кирет. Программада өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн түрүнө төмөнкүлөр киргизилген. Алсак, отурганда жыйрылуу, чалкалаган жана чөгөлөгөн абалда онкочук атуу (артка, капиталга); алдыга тоголонуу (48-сүрөт).


Төшөктөрдүн тобунан куралган бийиктиктен колду алдыга коюп тоголонуу жана жан-



**48-сүрөт.**



**49-сүрөт.**



**50-сүрөт.**

тайтып коюлган гимнастикалык скамейканын үстүндө алдыга карай тоголонуу. Шеригинин үстүнөн өтүп же артка оңкочук атуу (49—50-сүрөттөр).



**51-сүрөт.**


Чөгөлөп отурган абалдан артка тоголонуу (51-сүрөт).

*Далыларда тик турууну* арка менен жатып аткарсан болот. Ал үчүн буттарыңды көтөрүп, баш артына жана далыңа таянасың, колдорду чыканактан бүгүп полго тирайесиң жана колдордун алакандарын белге коюп, буттарды жогоруга көтөрөсүң (бут учтары созулат). Бул көнүгүүнү бүрүшүп, жыйирлып жаткан абалдан, отурган жана чөгөлөп отурган абалдардан артка тоголоп да аткарууң мүмкүн (52 – 53-сүрөттөр).

Бул көнүгүүлөрдү досторуң менен үйрөнүп жатканыңарда бири-бириңерди буттардан кармап өз ара жардамдашкыла.



**52-сүрөт.**




**53-сүрөт.**

**Таянып секи्रүүлөр** (бийиктик 90—100 см). Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн баштап тизелеп таянып отур жана секирип түш (козёлду туурасынан коюу) (54-сүрөт). Тизелерге таянып секириүүнү үйрөнүп алгандан соң, чуркап келип түртүлүп козёлдон буттарды керип, секирип түш (55-сүрөт).

**Үйрөнүүнүн удаалаштығы.** Бул үчүн сен полдо бутка отурган абалдан колдорду жогоруга шилтеп көтөр жана кайра тездик менен чөгөлөп отуруу абалына өт; ушунун өзү, бирок тизелер менен түртүлүп, чөгөлөп отуруу абалына өт; тизелерде тик туруп, таянуу абалынан буттарды түздөп тур, керип кайра таянуу абалына өт; ушунун өзү, бирок колдорду жогоруга көтөрүп буттарды керип тик турду абалына өт.

**Этияттануу.** Мында жардамдашуучу секирип түшүү жайына жакын турат. Зарыл болгондо ал машыгуучунун көкүрөк асты-



54-сүрөт.



55-сүрөт.

нан же белинен кармап көмөк көрсөтөт. Козёлго колдорду тиреп, андан түртүлүп ашып өтүү сага таянып секириүүгө мисал боло алат.

*Отурган орундан таянуу абалына секирип чыгып, керишип секирип түшүү.* Мында сен буттарың менен түртүлгөндөн кийин, жамбаш-сандарыңды жогору көтөрүп колдор менен козёлго таянасың жана буттарды эки жакка кересин. Андан соң дароо түздөнүп, омуртка тутумуң жана белинди бир аз керип, ошол эле учурда колдорду да жогоруга-капталга көтөрөсүң. Бул абалды жерге келип түшкөнүңдө да сакта.

*Үйрөнүүнүн удаалаштыгы.* Бул үчүн баштап 4–5 кадам чуркап келип, көпүрөгө секиресин жана андан эки бутта түртүлүп, буттарыңды кересин жана жерге жеңил түшөсүң. Мындан сырткары сен гимнастика скамейкасында, горизонталдык устунда түз туруп жерге секириүү жана козголбой туруп калууну; козёл же полдо түз туруп, бор менен сыйып коюлган айланага секирип түшүүнү; таянуу абалына секирип чыгуу жана керишип секирип түшүүнү; 4–5 кадам чуркап келип, эки бутта түртүлүп тизеге таянып чөгөлөө жана тулку бойду түздөп, жумшак секирип түшүүнү аткарасын.

## Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр (гимнастикада)



*Күч жана чыдамкайлыкты өнүктүрүү* үчүн топторго бөлүнөсүңөр. Мында сен экиден көп көнүгүү аткарбастыгың максатка ылайык. Ар бир көнүгүүнү 2 – 3 жолу кайталап аткар. Алардын арасында 1 – 1,5 минуттан эс алууну пландаштыр.

### *Кол жана ийин алкагы үчүн көнүгүүлөр*

1. Бул үчүн сен скамейкага таянып жаткан абалда колдорду бүгүп-жаз (56-сүрөт).
2. Ушунун өзүн жерге таянып жаткан абалда аткар.
3. Ушунун өзүн колдорду бир аз кең койгон абалда аткар.
4. Ушунун өзүн бутту скамейка же кандайдыр бир бийигирээк жерге койгон абалда аткар.
5. Кичине турникте асылып жаткан абалда колдорду бүгүп-жаз (57-сүрөт).



56-сүрөт.



57-сүрөт.

6. Эми сен колду бүгүп же түз туткан абалда кыймылдатуу менен байланышкан көнүгүүлөрдү; ар түрдүү созулуу менен, колдорду айландырып аракеттendirүү менен байланышкан көнүгүүлөрдү аткар.

7. Бетме-бет туруп, көкүрөк тушунда алаканды алаканга чиркеп, колдорду каршылык көрсөтүү менен бүгүп-жазгыла.


8. Гимнастикалык таякчаны тең кармап, өзүнөргө тартыла.

### *Спорттук жабдык-каражаттар менен аткарыла турган көнүгүүлөр*

9. Бул көнүгүүлөрдү сен жантайтып коюлган скамейкага жармашып чыгып аткарасың (58-сүрөт).


10. Скамейкада жаткан абалда жылуу.

11. Скамейкага таянып турган абалда жылуу.





59-сүрөт.



60-сүрөт.

12. Гимнастикалык скамейкага таянып турған абалда колдорду бұғып-жазуу (59-сүрөт).

13. Арканга буттун жардамында жармашып чыгуу.

14. Бийик (чоң) турникте тартын (бир адамдын жардамында) (60-сүрөт).

*Тулку бой жана моюн булчундары  
үчүн көнүгүлөр*

15. Бул көнүгүлөрдү аткаруу үчүн: башты ий, бурулуп, айланы формасындағы кыймылдарды жаса.

16. Башты колдор менен кармап туруп атаандаштын каршылыгын жеңип өтүп жыл.

17. Таянып турган абалдан буттарды керип, маңдайыңды төшөккө коюп тур. Денени алдыга-артка, солго-онго акырындык менен кыймылдат.

18. Ушунун өзүн колдорду белге койгон абалда аткар.

19. Колдорду жогоруга узат, полдо жаткан абалда керишүүнү аткар (бирден кол жана буттарды полдон көтөр).

### *Бут булчундары үчүн көнүгүүлөр*


20. Гимнастикалык шатынын рейкасынан кармап эки бутта отуруп-тур (61-сүрөт).

21. Ушунун өзүн бир бутта аткар.


22. Ушунун өзүн рейканы кармабай аткар.

23. Колдорду жогору созуп гимнастикалык шатыны карма жана түрдүү кыймылдарды аткар (62-сүрөт).

24. Гантелдер менен түрдүү кыймылдарды аткар (63-сүрөт).



**61-сүрөт.**



**62-сүрөт.**



**63-сүрөт.**

### Муундардын кыймылдуулугун өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр

25. Бул үчүн сен колдорду түз кармаган абалда эң жогору ылдамдыкта ар түрдүү кыймылдарды аткар.

26. Алдыга, капиталга, артка ийилүүлөрдү аткар (колдор жогоруда, буттар бириктирилген же бир аз арасы ачылган болот).

27. Колдорду капиталга узатып, тулку бойду оң (сол) жакка бур.

28. Ушунун өзүн колдордо 0,5 – 1,0 кг дуу гантелдер менен аткар.

29. Жерде отурган абалда, алдыга эңке-йип көкүрөкту тизеге тийгиз.

30. Ушунун өзүн шерик жардамында аткар.

31. Чалкалап жаткан абалдан «көпүрө» пайда кыл.

32. Гимнастикалық шатыны кармап буттарды алдыга, капиталдарга, артка шилте.

33. Буттарды көнірәек керип коюп, таян.

34. Тик турған абалда гимнастикалық таякчаны ылдыйда кармап, кезеги менен анын ұстұнөн аттап өт.

### *Ылдамдық жана шамдагайлық сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр*

35. Бул максатта сен бир жана эки бутта мүмкүн болушунча бийикке се-кируүнү;

36. Алдыга теминип, бир, эки буттап секириүнү;

37. 40 – 60 см бийиктиктен ылдыйга се-кируүнү;

38. Чуркап келип, эки бутта түртүлүп, 60 см бийиктиктеги козёлго чөгөлөп, таянып отуруп алууну;

39. Ар түрдүү абалдардан 1 – 2 кг дуу толтурма топту бир жана эки колдо ыргытууну билүүн зарыл.

### *Тең салмактуулукту сактоону өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр*

40. Мында сен гимнастикалық скамейка же горизонталдық ұстундун ұстұндө кадам-дап жылып жүрүнү;

41. Ушунун өзүн  $180^{\circ}$  ка айлануу менен аткарууну;

42. Гимнастикалық скамейканың үстүнөн шеригиң менен бетме-бет келип, өз ара жардам берүү аркылуу орун алмаштырууну;

43. Башты, тулку бойду ар түрдүү ык-  
малар менен айландырып жылдып жүрүүнү;

44. Алдыга тоголонуу, кийинчөрөк ма-  
шыгуу убактысын жана ылдамдыгын ақы-  
рын арттырып барууну;

45. Эки буттап секириүү, ошондой эле  $180^\circ$  жана  $360^\circ$  ка бүрүлүүнү;

46. Ушунун өзүн көздөрдү байлап коюп аткарууну;


47. Жантайтып коюлган скамейканы бой-  
лоп жогоруга жана ылдыйга жылууну үйрө-  
нүшүң керек.

# Жеңил атлетика жана анын түрлөрү жөнүндө



Урматтуу окуучу, сен түз багытта чуркоо, чуркап келип «бутту бүгүп» узундукка секи-рүү, чуркап келип бийиктиктен «аттап өтүү» усулу менен секирүү, тенис тобун кулач керип ийин үстүнөн ашырып, кайчылаш кадамdap алыска ыргытуу, төмөнкү жана жогорку старттан чуркоо техникасын үйрөнүп алгансың.

Эми чуркоо техникасын терең өздөштүрүүнү улантасың. Бул үчүн чуркаган учурда тулку боюнду алдыга бир аз ийип, колдорду чыканактан бүгүп буттун кадамына тең абалда кой жана тиешелүү кадамдар ритминде кыймылды улант. Чуркоо көбүнчө



### 64-сүрөт.

рөөк колдун кандай иштеши жана кадам таштоо аралыгы менен байланышта болусун, колду, бутту тез аракеттендириүү ылдамдыкты ашырууга жардам берээрин билесин, андыктан жеңил чуркоо жана эркин аракеттенүүнү дайыма бир калыпта аткарууга умтул (64-сүрөт).


Эми чуркоо техникасы боюнча билгендериңе кошумча төмөндөгү даярдоочу көнүгүүлөрдү да аткаруу керек:

1. Бут алаканынын алдыңкы бөлүгүндө тегиз, бир калыпта чуркоо, бут алаканын толук койбай, учун гана коюу.

2. Топтордун үстүнөн кыска кадам кеңдигинде аттап өтүү жана топту көрсөтүлгөн жерде алып жүрүү же топтун үстүнөн аттап тегиз жана тез-тез чуркоо, топтордун арасындагы аралыкты акырын чоңойтуп бир калыпта чуркоо (65-сүрөт).

3. Тегиз, жай жана токтоосуз (4 минутка чейин) чуркоо учурунда тулку бой жана баштын абалын, кол жана буттун кыймылынын тууралыгын көзөмөлдөө.

4. Түз сызыктын үстүнөн бут алаканын толук коюп жай чуркоо.



**65-сүрөт.**

5. Тұз сызық бойлоп кыймыл ылдамдығын арттыруу, күүлөнүү менен чуркоого өтө турган дөңсөөдөн чуркоо.

6. Окуучу ылдамдыкты арттыруу менен чуркоодо өзүнүн жолчосу менен гана чуркаши керек. Антпесе башка чуркоочулар менен сүзүшүп кетиши мүмкүн.

7. Акырын, ченем менен узак убакыт бою чуркоодо шериктерин кууп өтпөө, алар менен сүйлөшпөө керек. Өйдө-ылдый жайлардан чуркоодо кокустан тоскоолдуктар (таштар, кулаган дарактар, бурулуш жайлар) чыгып калса, шашпастан өтүү керек.

***Майда кадамдал чуркоо.*** Бул көнүгүүнү үйрөнүү үчүн сен баштап ордуңда, бир нерсеге таянып же таянбай, кийин акырын алга аракеттенүүнү жасашың керек, анткени мында сен бут алканы учунан баштап коюлуусунан тизе мууну толук жазылуусуна чейинки бүт жарайанды билип аласың.

***Секириүүгө байланышкан же секириүү менен чуркоо.*** Бул көнүгүү сага кең кадам

таштоо жана түртүлгөндөн кийин мейкин-дикте учуу кезинде тулку бойдун абалын туура кармоо көнүкмөсүн пайда қылууга жардам берет. Көнүгүүнү башта гимнастикалық төшөктө, бир бутта түртүлүп, экинчи бутта түшүү менен үйрөнөсүң. Буга кошумча учуунун узактыгына, түртүлгөн буттун балтырын санга карай тартуу техникисын жакшылап үйрөнүүгө көңүл бур.

Көнүгүүнү аткарганда тулку бойду туура эмес тутууга; түртүлүүчү буттун аягына чейин түздөлбөй калуусуна; жерден түртүлгөндөн соң буттун жетиштүү деңгээлде бүгүлбөй калуусуна; колду капиталга кыймылдатууга жана бут учунун кескин бурулуп кетүүсүнө жол бербе.

*Жогорку старт.* Жогорку стартты туура аткаруу үчүн сен эң күчтүү бутунду стартсызыгына жакын коюп, аны бир аз тизеден бүгөсүң жана боюнду бир аз алдыга созосуң, мында жалпы оордук борбору күчтүү буттун учуна түшөт. Экинчи бутту 10 – 15 см артка, бир аз капиталга керип жана тизеден бүгүлгөн абалда учу менен жерге көйсүң. Алдыда турган бутунца кайчылаш жайгашкан колду чыканактан бүгүп алдыга чыгарып, экинчи колду артка тартасың. Аралык канча аз болсо, бутту ошончо көбүрөөк бүк, тулку бойду




66-сүрөт.

алдыга ошончо көп ийүүнү эсинаңдан чыгарба (66-сүрөт).

Андан соң эки бутту бир аз бүгүп, оордук борборун алдыңкы бутка өткөр жана «Чурка» буйругунан соң чурка. Чуркап жатканда бутту туура коюуга, колдордун туура эмес жайгашып калбастыгына, бутту өтө кең таштабоого аракет кыл. Жогорку старт техникасын толук өздөштүрүп алганыңдан соң, аны акырын өнүктүрүүгө өт.

### *Чуркап келип «буттарды бүгүү» усулу менен узундукка секириүү*

Бул үчүн сен жумшак түшүүнү жана мейкиндикте кадамдап учууну үйрөн (67-сүрөт). Бул максатта сага төмөнкү жардамчы көнүгүүлөрдү аткаруу жакшы жардам берет.



**67-сүрөт.**

1. 2 – 4 кадамdap чуркап келип узундукка секириүү.
2. Кыска аралыктan чуркап келип, бой бийиктигиндеги желекчеге секириүү менен колду тийгизүү.
3. Тосмолордон өтүп кабаттап коюлган төшөмөлөрдүн үстүнө секириүү.
4. 30-50 см бийиктикте тартылган резина, аркан тосмолордон кадамdap секирип өтүү.


Балдар, түрдүү көнүгүүлөрдү аткарып жатканда төмөнкүлөрдү: абада учууда түртүлүүчү бутту тизеден көбүрөөк бүгүүнү, денени көздөй тартууну, түшүүдө буттарды мүмкүн болушунча алга узатып созууну билүүңөр зарыл.

*Чуркап келип бийиктикке секириүүнүн «аттап өтүү» усулун үйрөнүү.* Мында секириүү техникасын эсте. Ушул максатта тартылган аркан же резинанын үстүнөн көп жолу секириүүнү кайтала.

Мында сен секириүүнүн айрым элементтерине: жерге түшө баштаганда тең салмактуулукту сактап калууга жана жыгыла баштаганда дene оордугунун коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бур. Секириүүнү жакшы үйрөнүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарууну өздөштүрүп ал:

1. Түртүлүүчү бутта жеңил көтөрүлүү (гимнастикалык дубал жамбаштан кармалат) жана бут менен теминүү;

2. 1 – 3 кадамdap чуркап келип – шил-



**68-сүрөт.**

төөчү бутту жогору көтөрүп 40 – 60 см би-йиктиктеги тосмодон секирүү;

3. Жүгүрүүдө буттун таманын толук коюу жана чуркоо ритмине сөзсүз амал кылган түрдө, үч кадамдап секирүү;


4.  $35^{\circ} - 45^{\circ}$  бурч боюнча чуркап келип секирүү;

5. Планкадан өтүү усулу, башкача айтканда буттун учу жана тизесин планканы көздөй бир аз буруу. Бул иш-аракет тизени планкадан тез алып качууга жардам берүүсүн билип ал (68-сүрөт).


*Теннис тобун турган жайдан жогорудан ийинден ашырып алыска ыргытуу.*

Мында сен топту туура кармап колду эркин шилтөөгө, колду эң жогорку чекитке чейин көтөрүүгө, бут жана жамбаш сөөгүн жетиштүү даражада аракеттендирүүгө жана ыргытууну аткарғандан кийин сзыктан өтпөй токтоп калууга үйрөн (69-, 70-, 71-, 72-сүрөттөр).


Теннис тобун ыргытууну үйрөнүүдө төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалан:



**69-сүрөт.**



**70-сүрөт.**



**71-сүрөт.**

1. Топту ыргытуу багытына карап турган абалда ыргыт.

2. Оңго жарым бурулуп турган абалда ыргыт.



**72-сүрөт.**

3. Топту ыргытуу багытына капитал менен турган абалда ыргыт.

Көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда артка мүмкүн болушунча керил, колду бош жана кең шилте. Көнүгүүнү аткарғанда колдун кыймыл багытындагы чектегичтен пайдалан. Мисалы, эки мамышалар арасына арканын тартып коюлат. Топту тартылган арканын үстүнөн туштагы бутага ыргытуу көнүгүүсү бардыгынан көбүрөөк натыйжа берет. Бул көнүгүүнү спорт залында, баскетбол шитине ыргытып аткарса болот.

Ыргытуу учурунда төмөнкүдөй: баштапкы абалда туура эмес туруу, ыргыта турган колду көп бүгүп жиберүү, аны капиталдан ийин тушунан ылдыйрак алып атуу, дene оордугун алдыда турган бутка өткөрбөй калуу, чыканакты капиталга туура эмес узаттуу сыйктуу каталарга жол бербе.



## **Темага байланыштуу суроолор**

1. Сен түз багытта чуркоону кайсы жол менен үйрөнөсүң?
2. Жогорку стартка үйрөнүү усулу кандай?
3. Чуркап келип «буттарды бүгүп» узундук-ка секириүүнү кандай үйрөнсө болот?
4. Чуркап келип бийиктикке секириүүнүн «аттап өтүү» усулу кандай аткарылат?
5. Турган жерден топту ыргытууга кандай үйрөнөсүң?

## **Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр (жеңил атлетикада)**



Жеңил атлетика менен машыгуу орточо оордуктагы ашыкча жүккө болгон чыдамдуулукту, күчтүн тездигин, шамдагайлышты өнүктүрөт. Бул сапаттар адам турмушунда чоң мааниге ээ. Чыдамдуулукту өнүктүрүүдөгү эң натыйжалуу, пайдалуу каражат, бул – жүгүрүү. Мында 500, 1000 м ге кросс жүгүрүү, кыска аралыкка кайра-кайра жүгүрүү (50 – 100 м ге) жана алыс аралыкка убакытты өзгөртүп жүгүрүүлөр ушулар катарына кирет. Орточо жүгүрүү убактын акырындык менен – 1 минутадан 5 – 6 минутка чейин ашырып баруу мүмкүн. Чыдамкайлыкты өнүктүрүүгө секиргич жипте 1 минутта 135 – 145 жолу секириүү да жардам берет. Секиргич жипте секириүүнү бир минуттан баштап 2 – 2,5 минут жана андан да көбүрөөк убакытка со-

зууга болот (мында ар эки сабактан кийин 20 – 25 секунд убакыт кошулат).

Кыймыл ылдамдыгын өнүктүрүүдө 30 – 40 м ге кайра-кайра жүгүрүүдөн (сабакта 3 – 6 жолуга чейин, арада 40 секунд эс алышат); 60 м ге кайра-кайра жүгүрүүдөн (ар сабакта 2 жолудан, арасында 1,5 – 2,5 минут эс алышат); 20 – 30 м ге ар түрдүү ылдамдыктарда түрдүү абалдардан старт алыш чуркоодон пайдалануу мүмкүн. Булардын баары сендеги кыймыл сапаттарына таандык программа талаптарын аткарууга даярдоого жардам берет. Чыдамкайлык жана шамдагайлыкты өнүктүрүүдө сен кыймылдуу оюндарда жүгүрүү, секирүү элементтеринен пайдалансаң, ар түрдүү эстафеталарды өткөрсөң жакшы натыйжаларга жетишесин. Мисалы, «желекчелерди кууп», «жүгүрүү менен карама-каршы эстафета», «топту кошууга бербе» жана башка кыймылдуу оюндар.

Сен күчтүн тездиги сапаттарын ар түрдүү секирүү көнүгүүлөрүнүн жардамында, ошондой эле 3 – 4 кадамдан кийин секирүү менен жүгүрүүдө, турган жерден бир жана эки бутта теминип секирип жүгүрүүдө, бир, үч, беш аттап секирүүлөрдө, чөгөлөп отурган абалдан жогоруга секирүүлөрдө, чуркап келип аралыкка жана бийиктикке натыйжа үчүн секирүүдө; ар түрдүү секирүүлөрдө: 20 – 30 м ге бир бутта секирүүдө, колдорду ар түрдүү абалда кармап эки бутта секирүүлөрдө өнүктүрөсүн.

«Шамдагайлар жана анык бутага атуу», «Төрт устун», «Ким алыска атат?», «Ким шамдагай?», «Атышуу», «Секирип жана жөрмөлөп өтүү эстафетасы», «Жол бойлоп секириүү», «Ким бир бутта тез чуркайт?» жана башка кыймылдуу оюндардан пайдалансаң максатка жетишесин. Кыймыл сапаттарын өнүктүрүү үчүн кезеги менен, үзгүлтүксүз, жуп болуп, тегеректеп туруп көнүгүүлөрдү аткаруу менен машигуунун түрлөрүнөн пайдалан. Кайталоо санын акырындык менен сабактан сабакка көбөйтүп бар.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Чуркоо техникасын үйрөнүүдө кандай жардамчы жана даярдоочу көнүгүүлөрдөн пайдаланаңың?
2. Жогорку стартта кандай турулат, көрсөтүп бер.
3. Төмөнкү стартта кандай турулат?
4. Чуркап келип «буттарды бүгүү» усулу менен аралыкка секириүүдө кандай жардамчы көнүгүүлөр натыйжалуу болот?
5. Чуркап келип «аттап өтүү» усулу менен бийиктикке секириүүдө сага кандай жардамчы көнүгүүлөр натыйжалуу болот?
6. Теннис тобун чуркап келип ийин аркылуу баштан ашырып атууну кандай аткарасың?

## **СПОРТ ОЮНДАРЫ**

**Баскетбол.** Бул оюн 1891-жылы АКШнын Массачусетс штатындагы Спрингфилд коллежинин дene тарбия окутуучусу Жеймс Нейсмит тарабынан ойлоп табылган.

Топ себетке ташталгандыгы үчүн бул оюн «баскетбол» (баскет — себет, бол — топ) деп атала баштады. 1891-жылдын декабрь айында Нейсмит баскетбол оюнунын биринчи эрежелерин жаратты жана биринчи мелдешүүнү өткөрдү. Жеймс Нейсмит жаңы оюн эрежесин иштеп чыгууда беш негизги талапка амал кылган эле:

1. Оюн тоголок топто жана колдо гана ойнолушу керек.
2. Оюнчунун топ менен чуркоосу мүмкүн эмес.
3. Ар кандай оюнчу аянтта каалаган учурда каалагандай абалда туруусу мүмкүн.
4. Оюнчулардын бир жерге чогулуп сүйлөшүп туруулары мүмкүн эмес.
5. Себет аянттын тегиздигине салыштырмалуу горизонталь абалда жайгаштырылышы керек.

Бир аз мезгил өткөн соң, топту колдо кармап алуу, узатуу жана себетке таштоо үчүн эң ыңгайлуусу футбол тобу экендигин тажрыйбалар көрсөттү. Ошондуктан оюн үчүн футбол тобу тандап алынган эле. Топту бутага ыргытып жатканда кополдукуту жоюу жана бутаны так мээлөө максатында Нейсмит оюнчулардын бою жетпей турган бийиктиктө бута орнотот: балконго тартылган тосмолорго мөмө салына турган себеттерден экөөнү асып коёт. Оюнчулар топту ушул себеттерге таштоолору керек эле. Балкон полдон 3 м 5 см бийиктиктө болгон. Ушул бийиктик азыркы баскет-

болдук себет алкагынын жогорку бөлүгүнө чейинки аралыкка туура келет.

Өзбекстан жергесине баскетбол 1913 – 1914-жылдарда кирип келген. Кийинчөрээк Ташкент жана Фергана шаарларында биринчи баскетбол жамаасы түзүлдү жана баскетбол кадыресе өнүктүрүлө баштады. Кийин «Университет», «Мөхнат» жамаасы, андан соң аялдардын «Скиф» жамаасы түзүлгөн.

Баскетболчу Равиля Салимова 4 жолу дүйнө жана 6 жолу Европа чемпиону деген наамга татыктуу болгон. Өзбекстандык баскетболчу аялдардан Елена Тарникиду 1992-жылы Барселона шаарында өткөрүлгөн Олимпияда оюндарынын чемпиону деген сыйлыкка ээ болду. Алижан Жармухамедов эркектердин арасынан ушул сыйлыкка же-тишкен эле.

Азыркы мезгилде «MASK» жамаасы эл аралык мелдешүүлөрдө республиканын на-мысын ийгиликтүү коргоп жатат.

Баскетбол топтору менен аткарыла турган көнүгүүлөрдү үйрөнүп жатканында, алгачкы күндөрдөн баштап эле топту туура кармоого үйрөн. Мында топту эки кол менен кармап, чыканакты женил бүгөсүн, бармактарды кең ачып аны алдыга багыттайсың. Мындан сырткары, сен тез чуркоону, топсуз жана топту алып жүрүүнү, узатуу, илип алуу, эки кадамда токтолууну үйрөнөсүң.

**Жүрүү.** Бул усул оюн учурунда башка усулдарга караганда аз колдонулат. Аны



73-сүрөт.

негизинен, бир жерден экинчи жерге өтүүдө колдонушат. Баскетболчу аянтта тизелери бир аз бүгүлгөн абалда кыймылдайт.

*Чуркоо* – мындан сен аянтта кыймылдоонун негизги усулу катары пайдалансаң болот. Бул усулду сен дene оордугун буттун толук алаканына түшүрүүдө же аны буттун учуна өткөрүүдө, буттарды бир аз ийип, жөңил кадамдар менен кыймылдоодо колдойсун. Тездөө жана катуу чуркоо үчүн кыска кадамдар менен буттун учунда жүрүп келип токтойсун (73-сүрөт).

*Топсуз кыска аралыкка чуркоо.* Баскетбол оюну оюнчулардан аянт бойлоп тез аракеттенүүнү талап кылат. Чуркап өтүү – анча алыс болбогон аралыкка ылдамдыкты жана багытты өзгөртүү аркылуу жүгүрүү менен ишке ашырылат. Мында сен ылдамдануунун баштапкы темпи чоң болуусун унутпа.

*Токтоолор.* Кыймыл учурундагы токтоолорду эки усулда, кадамдап жана секирип токтоп, бир бутта тирелип эки бутту жерге коюу менен аткаруу керек. Акыркы усулда



74-сүрөт.



75-сүрөт.

бир бутун алдыда болуп, әкинчиси бир аз артта калат жана дене оордугу бир тегиз бөлүштүрүлүп, бир аз алдыга ийилесин, колдорду бош абалда ылдыйга түшүрөсүн, буттун учтарын сыртка каратасың. Кадамдап токтоодо акыркы эки кадамды коё баштап дене оордугун алдыңкы бутка өткөрөсүң жана бир аз керилип токтойсун (74 – 75-сүрөттөр).

***Топту алып жүрүү.*** Топту бир кол менен удаалаш түрдө жерге уруп жүрүү топту жерге чекитип алып жүрүү деп аталат. Бул усул бир жерде турганда, жүргөндө жана негизинен чуркаганда аткарылат. Бул колунда тобу болгон баскетболчунун кыймыл учурунда колдоно турган негизги усулу. Сен топту жерге уруп ар түрдүү: бийик жана төмөн чекитип жүрүшүң мүмкүн. Мында колду бүгүп, топту бир аз жогоруда тутуп соң аны кайра жерге белгилүү бир бурч боюнча түрт. Бул учурда буттарың бүгүлгөн, дeneң бир аз ийилген, башың түз тутулган болсун.




### 76-сүрөт.

Топту ылдыйда жерге чекитип жүргөнүңдө буттарды көбүрөөк бүгөсүң (76-сүрөт). Топту тизеден ылдыйда манжа менен тез-тез жерге чекитип жүргөндө бут жана колдорду ар түрдүү абалда иштет, кыймылды жогорку ылдамдыкта ишке ашыр.

*Топту узатуу.* Оюнчу бул усулду чабуулду улантып топту шеригине берүү максатында аткарат.

*Топту көкүрөк туштан эки колдо узатуу.* Бул усулду баскетболчулар жакын жана орто аралыктарда өз ара кыймылдоо учурунда колдонушат. Аны аткаруу үчүн баскетболчу турган абалында топту көкүрөк тушунда кармап турат. Колдор бүгүлгөн, чыканактар ылдыйга түшүрүлгөн болот. Топту кармоодо бармактар топко кең көрилип, баш бармактар бири-бирине, калгандары жогоруга-алдыга каратылган болот.


Топту узатуу колдорду көкүрөк тушунан ылдыйга жана жогоруга карап айлана бойлоп кыймылдатуу менен башталат. Ушундан соң, колдор тез алдыга созуп түз-дөлөт. Узатуу манжалардын кескин аракет-



77-сүрөт.

тери менен аякталат. Топтун багыттуу ылдамдыгын арттыруу үчүн баскетболчу буттарын түздөшү же алдыга кадам коюшу керек (77-сүрөт).

***Бир орунда туруп, топту бир кол менен ыргытуу.*** Мында баскетболчунун буттары бир аз бүгүлгөн алгачкы абалда турат. Топту оң кол менен ыргытууда оң бут алдыда, сол бутка тен турат. Оң ийинди алдыга буруп, топту эки кол менен кармалат. Мында колдор бүгүлүп, чыканак ылдыйга түшүрүлгөн, билектер жогоруга-алдыга каратылган болот. Ушундан соң баскетболчу кол жана буттарын түздөй баштайт жана топту ыргыта турган колуна өткөрүп, башынан жогоруга көтөрөт. Сол кол-




78-сүрөт.

ду ылдыйга түшүрө баштаганда, топ картмаган оң колун жогоруга-алдыга түздөөнү улантат. Кийин манжаларын тез аракетке келтирип, топту ыргытат (78-сүрөт).

**Топту илип алуу.** Топту илип алуу усулунун жардамында оюнчу узатылган топту ээлеп алышп, соң кийинки чабуул аракеттерине киришет.

**Топту эки колдоп илип алуу.** Топту илип алуу бир же эки кол менен аткарылат. Бул усул көкүрөк жана ийин тушунан, жогорудан (баштан жогору) жана ылдыйдан (тизеден төмөн) ошондой әле тоголоп жана жерге чекип келе жаткан топту илүү кыймылдарына бөлүнөт. Топ илип алуунун бардык усулдары жerde турганда, кыймылда, секиргендे аткарылат.

Орточо бийиктикте учуп келе жаткан топту эки кол менен илип алуу эң негизги усулдардын бири деп эсептелет. Мында баскетболчу бир аз бош кармалган колдорун келе жаткан топко тууралайт. Манжалар жарым ай сыйктуу ачылган, баш бармактар бири-бирине каратылган, калган бармактар алдыга-жогоруга каратып кең жайылган болот. Топ бармактардын учунан



**79-сүрөт.**


тиери менен баскетболчу топтун учуу ылдамдыгын азайтып аны бекем кармап алат. Кийинки кыймылдарды улантуу үчүн ал ыңгайлуу абалды тандайт жана колдорун бүгүп, топту өзүнө жакын тартат (79-сүрөт).

**Бурулуулар.** Чабуулчу коргоочудан куттуу үчүн ошондой эле топту колунан уруп чыгарууларынын алдын алуу максатында чалгытуучу кыймылдарды колдонуп, себетке чабуул жасоодо бурулуулардан пайдаланат. Бурулуунун алдыга жана артка бурулуу усулу бар.

**Алдыга бурулууда** баскетболчу бети менен кай жакка караган болсо, ошол жакка кадам таштоо жолу менен аткарылат (80-сүрөт).

**Артка бурулууда** ал арты менен кайсы жакка карап турган болсо, ошол жакка кадам таштоо жолу менен аткарылат (81-сүрөт).

**Бир колдо ийин туштан топ таштоо.** Бир кол менен жогорудан топту ыргытуу башка усулдарга караганда көбүрөөк кыймыл учурунда, ошондой эле жакын аралыктан жана шит астынан себетке чабуул жасоодо пайдаланылат.



**80-сүрөт.**



81-сүрөт.



82-сүрөт.

Топ кармаган кол оң бут көтөрүлгөндө көтөрүлөт. Топ кармап турган тараптагы кадам чоңураак коюлат. Кийинки кадам кыс-караак коюлушу керек. Түртүлгөн учурда топ ийинден жогоруга көтөрүлөт жана ал оң колдун бурулган манжасы менен шилтеп тенет.

Секиругүнүн эң жогорку чекитине көтөрүлгөндө, топ алкакка мүмкүн болушунча жакын барышы үчүн кол түздөнөт, топ бармактардын жеңил кыймылы менен шилтеп жиберилет, ошондо гана топ себетке айланып барат (82-сүрөт).

### Темага байланыштуу суроолор

1. Баскетбол оюну качан каерде, ким тарбынан ойлоп табылган?
2. Жүрүү жана жүгүрүүгө мүнөздөмө бер.
3. Баскетболдо токтоонун канча усулу бар?
4. Топту эки колдо илип алуу кандай аткарылат?



## **ФУТБОЛДУН ПАЙДА БОЛУШУ**

Футбол илгертеден эле пайда болгон. Гректер байыртадан топ оюнунabdan баалашкан. Аны гимнасттар атайын мектептердин дene тарбиялык көнүгүүлөр программасына киргизишкен. Топту бут менен ойноо алгач англис колледждеринде ошондой эле университеттеринде пайда болгон.

Футбол англ исче сөз болуп, «Бут тобу» деген маанини билдириет. Мындай атоо Испания, Россия, Франция жана Өзбекстанда да сакталып калган. Немеңтерде ал «фусбал», венгерлерде «лабдурагаш», Америкада «соккер» деп аталат.

Өзбекстанда футбол командасы биринчи жолу 1912-жылы Кокон шаарында уюшулган. Команда оюнчулары, негизинен жергилитүү улут өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Бул команданын футболчулары 1921-жылдан баштап түрдүү мелдешүүлөргө катыша башташкан. Кийинчөрөөк 1934-жылда өткөрүлгөн Орто Азия жана Казакстан спартакиадасында «Мусулмандар» командасы биринчи орунду ээлеген.

Бул болсо өлкөбүздө футбол тез өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. 1956-жылга келип «Пахтакор» командасы түзүлдү. Бүгүнкү күнгө келип «Пахтакор» командасы менен бирге «Нефтчи», «Бунёдкор», «Насаф», «Навбахар», «Локомотив» командалары эл аралык мелдешүүлөрдө катышып, Мекенибиздин намысын коргоп келе жатышат.

## Футболдо бут менен аткарылуучу кыймылдар




### Буттун (бети) орто бөлүгү менен топ тебүү

Бул топту дарбазага алыс аралыктан күч менен катуу тебүү болуп саналат. Мында сен бутага жана топко салыштырмалуу чуркоону бир түз сзызык багытында, буттун термелүүсү жана сокку буттун алды жана арткы бөлүгү менен аткар. Таянууну тамдан баштайсың. Буттун топко тие турган бөлүгүнүн чоң болушу соккуну өтө так жана күчтүү аткаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Соккуну буттун учун артка мүмкүн болушунча узаткан абалда аткаруун өтө (83-сүрөт).

### Буттун учу менен топ тебүү

Бул усул кыска убакыттын ичинде колдонулат. Бул сага узак жана орто аралыктарда, айрыкча, топту дарбазага тебүүдө



83-сүрөт.


пайда берет. Топту тебүү үчүн мээлөөнү жана чуркап келүүнү бир сзызыкта аткарасың. Бутту тизе муунунан бир аз бүгөсүң жана бут булчундарын чыңалтып кыймылды аткарасың. Тебүү учурунда буттун учтарын бир аз көтөрөсүң (84-сүрөт).

### *Бут алаканынын ички бөлүгү менен топ тебүү*

Бут алаканынын ички бөлүгү менен топ тебүүнү сен «жакын» жана «орточо» аралыктарга топ узатууларда, аралыктан буттага тебүү учурунда колдойсуз (85-сүрөт).



**84-сүрөт.**



**85-сүрөт.**

## *Кыймылсыз турган топту тебүү*

Мындаи топ тебүүгө башталгыч, штрафтык, эркин жана бурчтан тебиле турган, ошондой эле, дарбазадан узатылган топтор мисал болот (86-сүрөт).

## *Тоголоп келе жаткан топту тебүү*

Тоголоп келе жаткан топту тебүүдө сокку берүүнүн бардык усулдары колдонулат. Оюнчу жакын жерде тоголоп келаткан топту таяныч бутту топтон бир аз өткөрүп туруп тебет. Каршысынан тоголоп келаткан топко сокку аны токтотпой туруп таяныч бут менен тебилет. Эгер топ оң же сол жактан тоголоп келе жаткан болсо, аны топко жакын бут менен тепкениң оң (87-сүрөт).

Бардык учурларда таяныч бутту топтон канча аралыкта коюу топтун ылдамдыгына байланыштуу болот. Муну сокку берүү учурунда топ таяныч бут менен тендеше тургандай кылып мээлөө керек. Мына ушул абал сага сокку берүү үчүн эң ыңгайлуу болуп эсептелет.



86-сүрөт.



87-сүрөт.

## *Топту буттун учтарынын сырткы жагы менен алып жүрүү*


Бул техникалык усулду, башкача айтканда буттун учтарынын сырткы жагы менен топту удаалаш тебүүнү футбол аянтында чуркап же жай кыймылдап жүргөндө ишке ашырасың. Топту алып жүрүүнүн бул усулу универсалдуу усул болуп, муну сен түз сзызык жана кыймыл багытын оңой өзгөртүү жолу менен аткарышың мүмкүн (88-сүрөт).

## *Топту буттун бети менен тээп алып жүрүү*

Бул усул футбол аянты бойлоп топту бут менен удаалаш тээп алып жүрүү менен ишке ашырылат. Топту мындай алып жүрүү усулу спортчулар тарабынан туура аткарылганда гана жакшы натыйжалар алынат (89-сүрөт).



**88-сүрөт.**




**89-сүрөт.**

## *Топту бут алаканынын ички жагы менен токтотуу*

Бул усул учуп түшүп келе жаткан жана тоголонуп келе жаткан топторду кабыл алууда кол келет. Бул усул менен топту токтотууда бут алаканынын көп бөлүгү катышат.

Машыгуучу, баштап топко караган абалда турат. Бут тизеден бир аз бүгүлөт жана дene оордугу таяныч бутка түшүрүлөт. Топту токтотуп жаткан бут алдыга чыгарылат, бут алаканы сыртка бурулат жана буттун учу бир аз көтөрүлөт.

Бутка топ тийген учурда оюнчу бутту топ менен биргө артка буттун алдына алат. Мында буттун манжаларынын ички ортосу топту токтотуучу болуп эсептелет. Жерден чекиген топту токтотуучу бут жеңил аракеттенип бут учунун капиталы менен топту тосот (90-сүрөт).



## *Тоголоп келе жаткан же учуп келе жаткан топту буттун таманы менен токтотуу*

Мында сен топко салыштырмалуу баштапкы абалда турасың. Тулку бойдун оор-



**91-сүрөт.**


дугу бир аз бүгүлгөн бутка түшөт. Токто-туучу бутту алды жакка (топтун тушуна) сунасың. Таманды сыртка каратып, бут учун бир аз көтөрөсүң (91-сүрөт).

### *Топко баш менен сокку берүү*

Бул футбол оюнундагы маанилүү техни-  
калык усул болуп эсептелет. Топту сүзүүнү  
сен оюн учурунда, жыйынтыктоочу соккуну  
берүү жана топту шеригине узатууда кол-  
доносуң (92-сүрөт).

### *Топту көкүрөк менен токтолтуу*

Бул усулду аткаруудан мурда оюнчу топ  
тарапка карап алгачкы абалды ээлейт. Бут-



**92-сүрөт.**




93-сүрөт.

тар кыска кадам кеңдигинде (60 – 70 см) коюлат, көкүрөк алдыга чыгарылат, колдор чыканактан бүгүлгөн абалда ылдыйга түшүрүлөт. Топ көкүрөккө тиер-тийбес ал артка-ичкериге тартылат, ийин аралаш колдор алдыга алынат. Топ токтотуунун аягында дөненин оордук борбору топтун багытына каратынан көтөрүлөт (93-сүрөт).

### *Тоголоп келаткан топту ылдыйдан илип алуу*


Дарбазачы алдыга ийилип, колдорун ылдыйга түшүрөт. Колодору чыканактан бир аз бүгүлөт, алаканы ачылып топко каратылат жана жерге тиер-тийбес абалда болот. Топ колго жетип келгенде дарбазачы аны астынан көтөрүп алат. Андан соң дарбазачы боюн түздөп көтөрүлөт (94-сүрөт).



**94-сүрөт.**

### *Топту секирип жогорудан кармап алуу*

Дарбазачы топтун учуу багытына карай бир же эки бут менен жогору секирет (алды же кепталы менен). Кыймыл учурунда секириүү бир бутта, бир жерде турганда эки бутта аткарылат. Колдор чыканактардан бир аз бүгүлгөн түрдө алдыдан учуп келаткан топко карай узатылат. Алакандар жана бармактар кең ачылып, бири-бирине жакындаштырылат. Дарбазачы колдорун мүмкүн болушунча бүгүп, көкүрөгүн көздөй



**95-сүрөт.**

таррат. Дарбазачы топту кармагандан соң бир аз бүгүлгөн буттары менен жерге түшөт (95-сүрөт).



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Футболдун Мекени кайсыл жер?
2. Өзбекстанда футбол командастын кочан жана каерде уюштуруулган?
3. Бут алаканынын ички жагы менен сокку берүү кандай аткарылат?
4. Бут алаканынын ички жагы менен топ кандай токтотулат, аткарып көрсөткүлө.
5. Буттун орто бөлүгү менен сокку берүү кандай аткарылат?


### **ГАНДБОЛ (Кол тобу)**

Кол тобу оюну 1898-жылы Даниядагы гимназиялардын бириnde дene тарбия мугалими Некто Нилсен тарабынан «ачылган». Некто Нилсен тапкан оюнда топ бут менен эмес, кол менен узатылган болчу. Мына ошентип, гандбол (кол тобу) оюну пайда болду. «Ханд» – «кол», «бол» – «топ» дегенди билдирет.

Өзбекстан Республикасынын борбору – Ташкент шаарында 1923-жылда бириңчи жолу кол тобу командастын уюштурулду.

Кол тобу оюну аянынын узундугу 40 м, эни 20 м ге, дарбазасынын эни 3 м, бийиктиги 2 м ге барабар болот.

Кол тобу оюнунда ар бир команда жети кишиден турат, эки команда болуп ойнолот.




**96-сүрөт.**

Кол тобу аянында эки команданын оюну сүрөттөлгөн (96-сүрөт).

*Оюнчунун туруу абалы.* Кол тобу оюнунда туруу абалы эң ыңгайлуу абал болуп эсептелет жана мында оюнчук эң аз убакыт сарптап ар кандай оюн усуулун жана кыймылдар (бир жерден экинчи жерге өтүп


жүрүү, топту узатуу жана илип алуу)ды аткарат. Оюнчунун туруу абалында бут ийин кеңди-гинде коюлат, тизе жарым бүгүлгөн, дененин оордугу алдыда турган бутка өткөрүлгөн болот (97-сүрөт). Колдордун абалы кийинки жасалуучу кыймыл аракеттерге жараша болот. Эгерде оюнчу коргонууга даярдык көрүп жаткан болсо, анда колдор чыканактан бир аз бүгүлөт жана эки жакка узатылат. Эгерде чабуулда аракеттенүүсү керек болсо, анда колдор алдыга узатылат жана топту илип алууга даяр болуп, баш бир аз көтөрүлөт (98-сүрөт).



**97-сүрөт.**

### *Алдыга, артка, солго, онго каторулуу*

Алдыга, артка, солго, онго каторулуулар оюн тапшырмаларында жана атайын кыймылдуу оюндарда жакшы өздөштүрүлөт.



**98-сүрөт.**

Мисалы, «Курч көздөр» ушундай кыймылдуу оюндардын бири. Мында машыгуучулар кыймылдоо усулдарын: токтоо, коргоочу же чабуулчунун туруу абалын ээлеп турууну, топту узатуу жана илип алуу абалын тууроону өздөштүрүшөт. Оюнчулар туруу абалын жана кыймылдоону үйрөнүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү:

1. Турган жерде оюнчунун туруу абалын, жарым отуруу жана устунга секирип чыгып бутту кайчылаштырып турууну;
2. Белги боюнча оюнчулардын туруу абалын ээлөө жана бир калыпта чуркоосун;
3. Алдын ала кеңешип алынган кандайдыр бир кыймылдарды аткарууну жана оюнчулардын туруу абалын ээлөөнү, топту узатуу жана илип алууга тиешелүү тууроочу кыймылдарды аткарууну;
4. Оюнчунун туруу абалын ээлеген абалда жуп кадамdap солго, онго, алдыга жана артка которулуп кыймылдоону;
5. Оюнчунун туруу абалында токтоону, андан соң багытты өзгөрткөн түрдө бир калыпта чуркоону;
6. Айлана бойлоп жана багытты өзгөртүп белги боюнча чуркоону өздөштүрүшөт.

Кыймыл сапатын дагы да арттыруу максатында «Күн жана түн», «Жашынмак», «Ким мурда» жана башка кыймылдуу оюндарды ойносо болот. Оюнчу туруу абалы жана кыймылдоодо төмөнкү каталарга жол коюулары мүмкүн: өзүн эркин тутпай бут


алаканын тар коюшу, тулку бою алдыга кескин бүгүлүп кетиши жана туруу абалы ишенимдүү, туруктуу болбостугу мүмкүн. Ушул кыймылдын элементтерин туура, толук өздөштүрсөң келечекте чоң ийгиликтерге жетишесин.

### *Кадамдал токтоо*

Кадамдал токтоону төмөнкүчө аткарасың; дene оордугун эки бутка тең бөлүштүрөсүң. Баштап акырын кыймылдоону, кийин топту токтолуу техникасын үйрөнөсүң. Өздөштүрүлгөн тажрыйба түрдүү кыймылдуу көнүгүүлөр менен бышыкталат. Ар кандай ылдамдыкта кадамдал кыймылдоодон кийин топту токтолууга үйрөнүүң керек. Андан соң топ менен көнүгүү аткарууга өтөсүң.

### *Топту алып жүрүү*

Топту алып жүрүүнү бүткүл оюн аяңтасы бойлоп, манжалардын жеңил кыймылдары менен аткарасың. Ал негизги техникалык усул болуп эсептелет. Бул үчүн, кол тобу оюнчусу топ алып жүрүү көнүкмөсүн мыкты ээлеши керек (99-сүрөт).



99-сүрөт.

Топту кыймыл учурунда алып жүрүүгө үйрөнгөндө көңүлдү көбүрөөк топ жерге тийип кайткандан кийин ага колдун ти-йүүдөгү абалына жана кыймылдын тактыгына бур. Топту алып жүрүү тажрыйбасын пайда кылуу үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткар.

1. Туруу абалынан жерге чекиген топту көтөрүлүү бийиктигин өзгөртүп алып жүр. Кол манжаларын бир калыпта, кескин кыймылдатпай тизелер жана денени бир аз алдыга бүк.

2. Ушунун өзү, бирок белгиге жараза чекитүү санын өзгөртүп топту алып жүр. Алдыга кадамdap чуркоо менен кыймылда.

3. Багытты өзгөртүргөн түрдө: топту солго, онго, алдыга жана артка алып жүр.

4. Топту жолдогу буюмдар: мамыча, толтурма топторду айланып өтүп алып жүр.

5. Окуучулар оюн аянынын капитал сзыгында бири-бирине бетме-бет туруп, жаяылган абалда тизилишет. Буйрук боюнча катардагылардын бири каршысындагы катарга топту он колдо чекитип алып барат жана атаандашты айланып өтүп, топту сол колдо алып жүрүп кайтат. Өз сзыгына келгенден соң ал келишилген усулда топту кезектеги оюнчуга узатат.

Топту алып жүрүүдө машигуучу төмөнкү каталарга: манжалардын абалы туура эмес, топту бармактар менен бир калыпта эмес,


кыска-кыска жана кескин түртүүгө жол койбостугу керек. Топ алып жүрүүнүн башталгыч техникасын өздөштүрүүнү женилдештириүү максатында мини-баскетбол тобунан пайдаланылат.

### *Топту эки колдоп илип алуу*

Оюнчу турган абалда бутту тизеден бүгүп жана тулку бойду алдыга ийип, колду топ учуп келе жаткан жакка узатат. Манжаларды ачып, алақанын топко каратат. Манжанын мындай абалы бир калыпта турup топту кармоодо чоң ыңгайлыкты камсыздайт. Топ манжага тиери менен, колдор чыканактан бүгүлүп көкүрөккө тартылат жана тулку бойдун оордугу артка өткөрүлөт. Бул иш аракеттер бир эле көкүрөк бийиктигинде эмес, ошондой эле андан да жогорудан учуп келе жаткан топту кармап алууга да жардам берет. Ушул учурда оюнчу кармап алган топту узатууга мүмкүнчүлүк жаралат.

### *Топту бир колдоп капитдан узатуу*

Оюнчу бир жerde туруп түрдүү абалдарда топту бир колдоп узатат. Мында ал топту ийин аркылуу жогорудан же капитдан колду бүккөн жана бүкпөгөн абалда узатат. Бул усулду аткаруу оной жана жөнөкөй болгондуктан аны оюнчулар тез эле өздөштүрүшөт (100-а, б сүрөттөр).



### **100-сүрөт.**

Оюнчу топту ийинден ашырып узатууну аткаруу үчүн чабуулчунун турлуу абалын ээлейт. Топту оң колдо узатууда дененин сол капиталы топту узаттуу жагына карай чыгып турат, бут бир аз алдыга коюлат. Топ оң колдо, чыканактар бүгүлгөн абалда болот. Топ узатылып жатканда артта турган бутта теминип жана тулку бойду алдыга ийип, сол жакка кескин бурулуу жасалат. Алгач алдыга ыргытуучу колдун чыканагы, кийин билек узатылат. Мында манжалар менен топ кескин шилтенип ыргытылат. Тулку бойдун оордугу алдыда турган бутка өткөрүлөт.

## *Топту эки колдоп көкүрөк туштан узатуу*

Топту эки кол менен көкүрөк туштан узатууну үйрөнүүдө «Баскетбол» оюнунун элементтерин колдонсо болот. Анткени топту узатуу жана илип алуу кол тобу оюнун негизин түзөт. Ошондуктан кыймыл техникасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалангыла.

Араңарда 3 – 4 м аралык калтырып, бетме-бет турган абалда жайылып, эки катарга тизилгиле. Эми тушуңарда турган шеригиңерге топту ийинден бир колдоп узаткыла. Ушунун өзү, бирок топту аралатып, жылан изи усулунда узаткыла. Топту акыркы оюнчу алгандан кийин, өз катарын айланып өтүп, мугалимге топту тапшырат.

Үч окуучу үч бурчтук пайда кылып турат жана топту saatын жүрүү бағытында узатат.


Класс төрт кишилик топторго бөлүнөт. Ар бир топ төрт бурчтук формасын пайда кылып турат, кийин топ оңго жана солго узатылат. Топту түз, аралатып жылан изи кылып, диагональ бойлоп узатуулар жакшы өздөштүрүлгөндөн кийин эми көнүгүүлөрдү бир аз татаалдаштырып, аралыкты, узатуу ылдамдыгын арттырып, топтордун саны көбөйтүлөт. Үйрөнүлгөн усулдарды дагы да бышыктоо үчүн төмөндөгү кыймылдуу оюндардан: «Топ ортого», «Жетектөөчүгө топ барбы?», «Топ үчүн күрөш», «Карама-каршы эстафета», «Топту алып жүрүү» жана башкалардан пайдаланылат.

## *Топту оң жана сол кол менен бутага атуу*

Топту бутага оң жана сол колдо атуу топту дарбазага атуу техникасынын негизи болуп эсептелет. Ал үчүн сен топту атууну таяныч абалында турганда аткарасың. Мында топту кең ачылган манжаларга коюп, колду шилтөөчү жакка узат жана колду чыканктан бүгүп, ийин үстүнө алып бар. Бул жумуш тулку бойду буруунун эсебинен аткарылат. Топту атуунун күчтүү болушу тулку бойдун активдүү жана тез кыймылдоосу эсебинен аткарылат. Манжалардың жыйынтыктоочу аракети топтун учуу багытына тактык киритет.

Ушул максатта төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарышың керек:

1. Топту 5–6 м аралыктан туруп бир колдо шеригине атуу жана кайткан топту кармап алууну;
2. Топту 8–9 м аралыктан дарбазага атууну;
3. Топту 9–10 м аралыктан туруп жупжуп болуп атууну;
4. Топту 10–12 м аралыкка чекитип алып



**101-сүрөт.**


жүрүү жана аянтта токтоп оюнчунун туруу абалын ээлеп, топту шерикке узатууну;

5. Колду бүккөн абалда жети метрлүү штраф тобун жогорудан (дарбазага бардык бурчтардан) атууну;

6. Топту оң колдо атуу көнүкмөсү пайда кылышынгандан кийин ушунун өзүн сол колдо аткарууну. Топту колду бүгүп ийин бийиктигинде капиталдан атууну (101-сүрөт).

### *Топту колду бүккөн абалда секирип жогорудан узатуу*


Бул эң көп таркалган усул болуп, ал ар түрдүү туруу абалында аткарылат (102-сүрөт). Кийинчөрөк топту кыймыл учурунда денени бүккөн абалда атуу аткарылат (103-сүрөт).



**102-сүрөт.**



**103-сүрөт.**



**104-сүрөт.**



**105-сүрөт.**

Топ менен бара жатып, денени бир аз артка буруп, колдорду бүккөн абалда топту дарбазага багыттоо 104-сүрөттөгүдөй аткарылат. Бул дарбазага топ уруудагы негизги усул болот.

Колду бүккөн абалда секирип туруп топту жогорудан атуу усулунаң көбүрөөк узун бойлуу оюнчулар пайдаланышат. Топ атуу секириүү эң жогору чекитке жеткен учурда аткарылат. Оюнчу тез бурулат да бутту аркага аракеттендирүү менен топту бутага атат (105-сүрөт).


## *Дарбазачынын туруу абалдары*

Топтун келишине карап дарбазачы ар түрдүү туруу абалдарын ээлейт. Дарбазачыга көбүрөөк ортодо туруп аракеттенүү ыңгайлуу: мында ал тулку боюн бир аз алдыга ийип, буттарын бүгүп ийин кеңдигинде коёт. Дене оордугу эки бутка тең бөлүнөт. Колдор жарым бүгүлөт жана эки жакка сунулат, алакандар топко каралылат (106-сүрөт).

Топ дарбаза бурчуна келе жатканда дарбазачы негизги туруу абалында болот жана колдорун көтөрүп тулку бою менен бурчту тосуп турат (107-сүрөт).



**106-сүрөт.**



**107-сүрөт.**



**108-сүрөт.**

Топту бир кол менен токтотуп калуу, бул эң тез коргоо усулдарынан бири. Топ ала-кан же билек менен токтотулат. Эгерде топ дарбазачынын капиталына учуп келе жаткан болсо, анда ал бир аз алдыга чыгып, капиталга кадам таштайт. Топту ага жакын турган колу менен токтотот. Мында тулку бой ошол тарапка ийилтирилет жана оордук да ушул тараптагы бутка түшүрүлөт (108-сүрөт).

Топту эки колдо кармап алуу жана кайра оюнга киритуү дарбазачынын туруу абалында аткаруучу эң ыңгайлуу усулу болуп саналат (109-а, б сүрөттөр). Дарбазачынын



109-сүрөт.



110-сүрөт.

туруу абалдарынан дагы бири, дарбазачы жарым турган абалда кол алакандарын бири-бирине каратып топту кармоого даяр болуп турат (110-сүрөт).



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Кол тобу оюну качан, каерде жана ким тарабынан сунуш кылынгандай?
2. Оюнчулар жылдып жүрүү аракеттерин үйрөнүүдө кандай көнүгүүлөрдөн пайдаланышат?
3. Кадамдап токтоо кандай аткарылат?
4. Топту бир колдо узатуу кандай аткарылат?
5. Дарбазачынын туруу абалдарын көрсөтүп бергиле.

## **ВОЛЕЙБОЛ**

Волейбол оюну 1895-жылда АКШнын Массачусетс штатынын Холиок шаарындағы колледждин дене тарбия мугалиими Вильям Морган тарабынан орто жана чоң жаштагылар үчүн жаратылган эле. Ал 197 см бийиктикке илип коюлган теннис тору үстүнөн баскетбол тобун ашырып ойнолгон болчу. Бул оюн көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө тарткан. Профессор Альфред Халстеди 1896-жылы Спрингфилд шаарында өткөрүлгөн жаштардын уюмдарынын конференциясында бул оюнду «Волейбол» деп атады. Бул английсче сөз болуп «Учуучу топ» деген маанини билдириет. Волейбол оюну Өзбекстанга 1925–1926-жылдарда кирип келген.

1927-жылы I Бүткүл Өзбек спартакиадасы өткөрүлдү. Анын планына волейбол оюну да киритилген эле. Ошондон соң Өзбекстанда волейбол оюну көндири өнүктүрүлө баштады.

Волейбол аянынын узундугу 18 м ге, эни 9 м ге барабар. Волейбол тобунун айланасы 65 – 66 см, салмагы 270–280 г болот. Ар бир жамаа 6 кишиден турат.

Республикабызда волейбол түрдүү жаштагылардын сүйүктүү оюну болуп эсептелет. Ошондуктан дайыма Республика биринчилиги мелдешүүлөрү өткөрүлүп турат. Волейбол «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» жана «Универсиада» оюндарынын планына киритилген. Республикабызда волейбол боюнча эки жолку Олимпиада оюндары чемпиондору В. Л. Дуюнова жана Л. Павловалар жетишип чыккан. Алар азыр жаш волейболчуларыбызды даярдоого өз салымдарын кошуп келишүүдө.

Волейбол оюну эрежесине өзгөртүүлөр киритилген болуп, азыр ал 25:23 эсеби, башкача айтканда 2 упай айырмасы менен аяктайт.

### *Волейболчунун туруу абалы*

Волейболчулардын бардык аракеттери алардын туруу абалынан башталат, ошондуктан сен волейбол техникасынын бардык элементтерин мыкты билүүң керек.

Негизги туруу абалында буттарың бир аз ачылган, сол бутуң бир аз алдыга чык-



**111-сүрөт.**

кан жана тизеден бир аз бүгүлгөн болот. Колдоруң да чыканактан бүгүлгөн жана орточо туруу абалында болот, мында топту ылдыйдан жана жогорудан узатууну ийгилектүү аткара алуун мүмкүн (111-сүрөт). Калган бардык абалдар негизги туруу абалынан келип чыгат жана аларды сен кийинчөрээк оюн жарайянында билип аласың. Топ жогорку, орто жана төмөнкү абалдардан узатылат. Негизгиси бул орточо туруу абалы болот.

### *Волейболдо жылып жүрүүнү аткаруу*

Волейболдо жылып жүрүүнү кадамдап, секирип же чуркап ишке ашырасың. Булардын ичинде эң ондою кадамдап жылуу болот. Мында сен туруу абалында калууну улантып, жуптап кадамдап жылышууну аткарасың жана ал ар дайым алдыда турган буттан башталат. Эгерде жылуу аралыгын узартуу зарыл болсо, анда сен эки кадам таштайсың. Мындай абалдагы ара-

кетти жылуу багытына салыштырмалуу артта турган буттан баштайсың (алдыга он, артка сол бут менен аткарылат).

**Секириүү** – бил аягында кескин эки кадам коюп секириүү менен аткарылат. Секириүүдө сен алдыга тез жылуу мүмкүнчүлүгүн жаратасың жана керектүү оюн аракетин жасоо үчүн өзүңө ылайыктуу абалды ээлейсисң.

**Жүгүрүү** – бил кыймылды тик турган абалда аткарасың. Бирок ал аракетти бир аз ыңгайсыз кылып коёт, ошондой болсада, ал бекем туруу абалын әэлөө мүмкүндүгүн берет.

Алгачкы абал менен таанышуу оюнчунун туруу абалы жана жылып жүрүүсүн үйрөнүүдөн башталат. Мында негизинен жылып жүрүү же башка оюн усулдарын аткаруу үчүн болгон даярдыкка өзгөчө көңүл бурулат.

Туруу абалын әэлөөнү үйрөнүүдө төмөнкү оюн көнүгүүлөрүнөн пайдаланасың. Мындей оюн көнүгүүлөргө «Чымчыктар жана каргалар», «Сакрабадам чымчыктар», «Коён бакчада» жана башкалар кирет. Алардагы бардык кыймылдар сага күтүү жана которулууга даяр абалды әэлөөгө мүмкүндүк берет. Бул абал волейболчунун туруу абалына дал келет. Волейболчунун туруу абалын мыкты өздөштүрүүдө төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдаланасың:

1. Мугалимдин буйругу менен волейбол-

чунун туруу абалын ээлеп, солго, онго, алдыга, артка кадам ташта.


2. Волейболчунун туруу абалынан онго же солго бурулууну аткар жана топту жогорудан узатууну кайтала.

3. Ушундан соң ар түрдүү багытта се-кирүү жана чуркоону, токтоо менен волей-болчунун туруу абалын ээлөөнү бирге кошуп үйрөн. Оюнда туруу абалы жана которулууну бирге кошуп үйрөнүүдө оюн тапшырмалары же «Курч көздөр», «Түшүп келе жаткан топ», «Жыгыла турган таяк» жана башка кыймылдуу оюндардын сага пайдасы чоң.

### *Топту ылдыйдан, туурадан узатуу*

Топту узатууда оюнчу торго карап турат жана топко ылдыйдан сокку берет. Ал аянтчада сол бутун алдыга коюп, бир аз бүгүп, топту сол колу менен таштап берет.


Үргитылган топ кайтып түшө баштаганда, оюнчу он кол менен топко торду көздөй сокку берет (112-сүрөт).



## Топту жогорудан узатуу

Топту жогорудан узатуу усулун туроо абалын жакшы үйрөнүп алганыңдан кийин аткарасың. Мында колдоруң чыканактан бүгүлгөн, жазылган алакандар бир аз артка кайрылган болуп, беттин тушунда турат. Бармактарың топту кабыл алуу үчүн көтөрүлөт (баш бармак мурунду көздөй багытталган болот). Кыймыл дene жана колдун, ошондой эле манжалардын жазылуусу менен аяктайт. Топту жогорудан узатууну аткарғаныңда кол манжалары жана ошондой эле тулку бой топтун артынан кыймылын уланткандай болот (113-сүрөт).

Топту жогорудан узатуу техникасын жакшы өздөштүрүүдө талап кылышуучу шарттардан бири болуп, топтун астына чыгуу жана ага колду тура абалда коюу эсептелет. Ошондуктан бул усулга үйрөнгөнүндө көңүлүндү топту жогорудан узатуу үчүн колду тура коюуга бур. Жардамчы көнүгүүлөр да кол жана бармактарды топ-



113-сүрөт.

ко туура коюуга (жайгаштырууга) жардам бериши керек. Булар топту узатканда колдун абалы жөнүндө түшүнүк пайда кылууда сага кол келет. Ошондуктан жардамчы жана атайын көнүгүүлөргө убактыңды аябастыгың зарыл, анткени булар негизги оюн усулдарын үйрөнүү көнүкмөсүн бышыктоодо сага жардам берет, айрыкча, баш бармактын жаракаттануусунун алдын алат.


Топту жогорудан узатууну үйрөнүүдө төмөндөгү көнүгүүлөрдү аткаруу максатка жетүүн үчүн зарыл болуп эсептелет.

1. Топту жогоруга ыргытып, колду жогорудан узатуу усулундагыдай аракеттенидирип топ жогорудан ылдыйга түшкөнчө аны күзөтүп, илип аласың. Мында көнүлүндү колду жана бармактарды топко туура коюуга, буттардын туруу абалы жана аракеттин туура аткарылуусуна бур.

2. Ушунун өзү, топту шеригине узатууну кайталоого үйрөн. Бирок ыргытуу убактында кол жана чыканак муундарын толук жазба жана бармактарыңды бошоштурба. Топту илип алууну, бармактарды туура коюу жана ашырууну мыкты үйрөнүп алганыңдан кийин топту узатууга өтөсүң.

### *Топту эки колдо ылдыйдан кабыл алуу*

Топту тосуп алуучу жерге жеткенде акыркы кадамды бекем коёсун. Колду алдыга бармактарыңды бириктирип, муш кы-



**114-сүрөт.**

лып түйгөн абалда созосуң. Мында бир бутту (оң) алдыга коюп, экинчисин тизеден бүгүп, дененди бир аз алдыга иесин. Колдорунду учуп келаткан топко тик коёсун. Топко жакындашканда түздөнөсүң. Буттарды топту узаттуу багытына карай созосуң (114-сүрөт).

**Сокку.** Сокку берүү менен атаандаш командасына чабуул уюштурулат. Оюнчу топко атаандаш аятына жетип бара тургандай сокку бериши керек.

**Сокку берүү** – бул чабуул усулу болуп эсептелет. Топ тордун жогорку четинен бийкте болгондо аны бир колдо уруп, атаандаш тарабына өткөрүү чабуулда сокку берүү дейилет. Мындай сокку турган жerde жана секириүү менен бир колдо берилилет. Аны атаандаш оюнчусу кабыл ала албай, оюнду уланта албасын.



## Темага байланыштуу суроолор

1. Волейбол качан, каерде, ким тарабынан ойлоп табылган?
2. Волейбол тобунун айланасы, оордугу канчага тең?
3. Волейболчулардын туруу абалын көрсөт.
4. Топту ылдыйдан түз узатуу кандай ишке ашырылат?
5. Топту жогорудан узатуу кайсы учурда аткарылат?

## КЫЙМЫЛ САПАТТАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШКАН КӨНҮГҮҮЛӨР



(спорт оюндарында)

Кыймыл сапаттарын өнүктүрүү маселеси спорт оюндары техникасынын элементтерин үйрөнүү жаражында чечилет.

Чыдамкайлык жана шамдагайлык спорт оюндары убагында жылышуулар жана токтоолорду өздөштүрүүгө тиешелүү атайын көнүгүүлөрдү аткарууда, кыймылдуу оюндарда, топ менен оюндар ойноодо жана оюн техникасы усулдарын аткарууда өнүктүрүлөт.

Күчтүк сапаттар асылуу, таянуу, жармашып чыгуу көнүгүүлөрүн ошондой эле толтурма топ жана милдеттүү көнүгүүлөрдү ишке ашыруу аркылуу өнүктүрүлөт, мисалы:

1. *Алгачкы абал (A. a.)* – бутту керип тур. Топ кармаган колду акырын алдыга узат. Сол бутту артка коюп, топту алдыдан жогоруга көтөрүп кериш. Ушунун өзүн оң бутту артка узатып аткар.

2. *A. a.* – биринчи көнүгүүдөгүдөй эле. Тулку бойду онго, солго, артка ийип, алдыга айланча айландыр.

3. *A. a.* – биринчи көнүгүүдөгүдөй эле. Бут учтарына көтөрүлүп, топту жогоруга сунуп кериш. Топту ылдый түшүрүп, алдыга ийил.

4. *A. a.* – бутту узатып отур, топ көкүрөк алдыда. Топту эки колдоп кармап жогоруга көтөр жана баштапкы абалга кайт.

5. *A. a.* – тизелерде турган абалда, топ кармаган колду төмөн түшүр. Топту баш үстүнөн пружина сыйктуу артка алышп бар.

6. *A. a.* – топту жогоруга ыргытып, илип ал.

7. *A. a.* – бут керилген, топ кармаган колдор ылдыйда. Оң бутту алдыга көтөрүп бүк, топ кармаган оң колду оң буттун астынан өткөрүп топту жогоруга ыргытып, илип ал. Ушунун өзүн сол бутта аткар.

Күч тездиги сапатын өнүктүрүү үчүн төмөнкү гимнастикага байланышкан жалпы өнүктүрүүчү (таянуу, асылуу, жармашып чыгуу, ашып өтүү) о. э., буюм (топ) менен аткарылчу көнүгүүлөрдү жаса:

1. Топту баш артынан жогоруга ыргытуу жана аркага айланып аны илип алуу.
2. Топту эки колдоп аркадан жогоруга ыргытуу жана аны жерге түшүп, чекигендөн кийин илип алуу.
3. Эки топту кезеги менен ыргытып жонглёрдүн аракетин аткаруу.
4. Топту жогоруга ыргытып, чөгөлөп отуруу жана ордунан туруп аны илип алуу.
5. Топту бир колдо баш үстүнөн алыска ыргытууну үйрөнөсүң.

Шамдагайлыкты өнүктүрүү үчүн төмөнкү: алдыга жана артка тоголонуу, чуркап келип тоголонуу, таянып секириүү, секиргич жипте аткарыла турган көнүгүүлөрдү жаса.

Секириүүнүн сапатын өнүктүрүү үчүн турган жерде жана аракетте секиргич жип менен бир, эки бутта түртүлүп секириүүнү, түрдүү бийиктиктиги нерселерге секирип чыгуу, түшүү, асып коюлган буюмдарга секирип кол же башты тийгизүүнү аткаруу керек. Буюм үстүнөн секирип өтүү, топту илип алуу, узатуу, ыргытуу, топко сокку берүү ж. б. да секириүүнү өнүктүрүүгө жардам берет. Мындан сырткары, чункурга секириүүнү үй тапшырмасы катары аткарасың.



### Кросстук аралыкты бойлоп жүрүү жана жүгүрүүнүн техникасы

Сен машыкканыңда тегиз жерден, өйдөтөмөн жайлардан жүрүүнү үйрөнүшүң көрек. Жүрүүдө денени дээрлик түз абалда кармоого умтул. Шилтенүүчү бут тосмодон өткөрүү алдыдан бир аз бүгүлөт. Ал жерге коюлганда таман да толук коюлат. Колдор кең жазылган абалда чыканактан бүгүп аракеттендирилет жана колду артка алып барганда ийин бөлүгү мүмкүн болгончо жогору көтөрүлөт. Кросстук жүгүрүүдө негизинен түртүлүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Түртүлүү толук болушу үчүн бут миундан мүмкүн болушунча жазылат. Жүгүрүү канчалык тез болсо, түртүлүү бурчу да ошончолук кичине ( $45^{\circ} - 55^{\circ}$ ) болот. Түртүлүү бүтөрү менен булчундар бошошот. Кол жана буттар тез шилтенүү кыймылы менен алдыга чыгарылат. Негизгиси, силкинүүчү буттун тизеси таяныч буттун тизесинен алдыга чыгарылат. Аракеттин аягында, силкинүүчү бут активдүү түрдө ылдыйига түшүрүлөт. Бул болсо аракет убактысын кыс-каррат. Буттар жерге тиери менен ийин алдыга чыгарылат.

Жүгүрүү эми башталганда буттар анчалык чарчабаган болот, бул учурда бут ала-


канынын алдыңкы бөлүгүн кой, кийин бут алаканын толук коёсуң. Бирок даярдык көрүп жатканда дайыма бут учунда жүгүрүлөт. Бут жерге тийүүсү алдынан же жерге тийген учурда ал дээрлик түздөлөт же бир аз тизеден бүгүлөт.

Колдор чыканактан бир аз бүгүлгөн болушу шарт, бирок аны көкүрөккө басып жүрүү мүмкүн эмес. Колду алдыга аракет-тендирүүдө манжалар дененин орто сыйыгына жакындашат, артка шилтенгенде болсо чыканак бир аз сыртка карай кыймылдатылат. Мында колдор эркин түшүп, баш артка шилтенгенде ал түз абалга келет.

### *Дөңсөөгө чуркап чыгуу жана ылдыйга чуркап түшүү*

Дөңсөөгө бут учунда чуркап чыгууда тулку бой алдыга ийилет. Колдор чуркоого активдүү жардам көрсөтөт жана кескин алдыга шилтенет. Кээде тик жана кескин бурулчу жерлерде жүгүрүүдөн жүрүүгө өтүлөт.

Жогорудан ылдыйга түшүүдө ылдамдык артып кетет, ошондуктан тулку бойду артка таштап, ылдамдыкты азайтуу керек, тез жүгүргөндө жыгылып түшүш мүмкүн. Дөңсөөгө кескин тез бурулуучу жерлерден майда кадамдар менен тез-тез түшкөн он. Дөңсөөдөн тегиз жерге түшүүнүн алдынан тездикти ашырып, алынган тездиктен пайдаланылат. Эгер дөңсөөдөн түшүп, туштагы



**115-сүрөт.**

тигирээк жерге чыгууга туура келсе, анда чуркап чыгып жатканда, мұдүрүлүп кетпеш үчүн тулку бойду бир аз артка тарткан абалда чыгыш керек (115-сүрөт).

### *Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын өнүктүрүү көнүгүүлөрү*

Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын жакшы билгендиктін белгиси, бул же-

ңил жана әркин аракеттенүү болуп әсептөлөт. Буга жетишүү үчүн машыгуучулар күчтү үнөмдөөгө, кыймылга катыша элек булчундарды бошоштурууга үйрөнүшөт. Жүгүрүүдө кыймыл координациясынын дал келүүсүн өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:

1. *Санды бийик көтөрүп жүгүрүү.* Мында сан горизонталь абалга же андан да жогору көтөрүлөт, жүгүрүү учурунда ийиндер бошоштурулган, колдор чыканактан бүгүлгөн болот. Көнүгүүлөр орточо жана тез, бир калыпта жана өзгөрмөлүү ритмде жүгүрүүдөн адаттагы жүрүүгө өтүү менен аткарылат.

2. *Майда кадамда жүгүрүү.* Мында кадамдар кыска болуп, бут учуна коюлат, таман жерге бош эле тийгизилет, таяныч бут толук коюлуп, түздөлөт.

3. Бир жерде туруп жүгүргөндөй эле колду шилтөө аракети аткарылат.

4. Дубалга, даракка колдор менен таянып туруп, турган жерде мүмкүн болушунча тез жүгүрүлөт. Мында сан горизонталь абалдан жогоруга көтөрүлөт жана бут жерге коюлганда толук түздөлөт.

5. Далыда тик турган абалда колдорго таянып, жүгүрүү аракети аткарылат.

6. Удаалаш секирүү менен жүгүрүү. Көнүгүү басып өтүлүүчү аралыкка же кадамдар санына карап аткарылат.

7. Балтырды артка шилтеп-шилтеп жүгүрүү. Ушунун өзү секиргич жипте аткарылат.

8. Жанбоордон жүгүрүлөт.
9. Катар турган гимнастикалық шатыдан шатыга секирип жүгүрүлөт.

Ушул көнүгүүлөрдү аткарып жатканда кадамды туура коюуга же буттун бардык муундарын толук жазууга айрыкча көңүл бурулат.

Жүрүүдө кыймыл координациясынын дал келүүсүнө жетишүү үчүн төмөндөгү көнүгүүлөрдөн пайдаланаңың:

1. Тик турганда дene оордугун бир буттан экинчи бутка өткөрүү, жамбаш сан сөөгү туташкан жердеги муун булчундарын бошоштуруу.
2. Ушуунун өзүн колдор менен даракка, дубалга таянып турган абалда аткаруу.
3. Таманда туруп буттун учун көтөрүү, буттун учунда турганда таманды көтөрүү.
4. Жүгүрүүдө түртүлүүчү буттун балтырын мүмкүн болушунча толук жазуу.
5. Колду түз шилтеп, алга чоң кадамдоо.
6. Чоңдугу 6 – 7 м болгон айлана бойлоп «жылан изи» болуп жүрүү, мында 5 – 6 кадам солго, кийин ошончо онго жүрүлөт.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Кросстук жүгүрүү кандай сапаттарды өнүктүрүүгө жардам берет?
2. Дөңсөөгө жана дөңсөөдөн ылдыйга жүгүрүү кандай аткарылса туура деп эсептелет?

3. Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын өнүктүрүү үчүн кандай көнүгүүлөрдү аткаруу көбүрөөк пайдалуу?

## КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАР

Оюндар мектеп программасынан кенири орун алган. Алар ар тараптуу дene тарбиялык чыныгуунун негизи болуп саналат. Кыймылдуу оюндарда аракеттин бардык түрлөрү көзгө даана байкалат. Булар жүрүү, жүгүрүү, секирүү, ыргытуу, тосмолордон ашып өтүү, каршылык көрсөтүү жана башкалар. Туура уюштурулган оюндар тартипти, сезгичтикти, шамдагайлышты, күчтүн тездин, чыдамкайлыкты өнүктүрүүгө, оюндарды жамаа болуп ойноо доступк жана жолдоштуку тарбиялоого жардам берет. Оюн ойноло турган жер сабак алдынан окуучулар менен чогуу даярдалат.

Мында оюн аянына убактылуу жана турктуу белгилер коюлат. Залда атайын боёк менен, аянтта акиташ же бор эритмеси менен турктуу белгилер коюп чыгылат. Чоң кичине желекчелер, мамычалар, сзыктар убактылуу белги милдетин аткарышат.

Оюндардын ийгиликтүү өткөрүлүүсү көбүнчө кандай даярдык көрүлгөнүнө байланыштуу болот. Оюн жана анын түрдүү вариантарын уюштуруу, анын өткөрүлүшү майда-чүйдөсүнө чейин мурдатан ойлоп коюлат.

Оюн ийгиликтүү өтүшү үчүн оюнчулар оюн шартын, эреже-мыйзамын так түшүнүп алуусу керек. Мугалим оюнда активдүү катышып, аны башкарып, күзөтүп барат.


Мугалим оюнду токтоолук жана адеп менен, адилеттүү, өз ара жолдоштук мамилесин сактаган абалда башкарат. Ал оюнду эптей албаган балдарга да жакшы мамилесин өзгөртпөйт, оюнчуга эскертуү берүүнүн ордуна ал бир аз аракет кылса оюнду өз алдынча көңири аткара алышы мүмкүн экендигине ишенидирет.

### *«Чепти коргоо» оюну*

Оюнчулар 3 – 4 төн топко бөлүнүп айланага тизилишет. Ар бир окуучунун арасындагы аралык 1 м. Алардын буттары сызыкка жакын турат. Айлананын борборуна чеп – гимнастикалық таякчалар тике кылышып орнотулат. Оюнчулардын бири чепти коргоо максатында анын айланасында айланып жүрөт. Оюнда волейбол же баскетбол тобунан пайдаланылат.

Оюн мугалимдин белги берүүсү менен башталат. Оюнчулар топту бири-бирине узатып, ыңгайлуу учурду күтүп, аны чепке тийгизүүгө аракет кылышат. Коргоочу колдору, буттары жана денеси менен топту тосуп, чепти коргойт. Топту чепке тийгизген оюнчу коргоочу менен орун алмашат.

Коргоочуга чепти кол менен кармоо укугу берилбейт. Эгерде топ чепке тийсе, би-



### 116-сүрөт.

рок жыгылбаса, анда коргоочу аны коргоону улантат. Оюн чеп жыгылганга чейин ойнолот. Оюн бүткәндөн соң, активдүү оюнчулар сыйланат (116-сүрөт).

#### *«Ордун өзгөртүү» оюну*

Балдар эки топко бөлүнөт. Ар бир топ өзүнүн старт сзығынын артында колдорун эки жакка ачкан абалда катар болуп туршат. Старт сзықтары аянттын карама-карши тарабында бири-биринен 15—20 м алыста сзылган болот.

«Стартка!» – «Көңүл бур!» – «Марш!» буйругу берилиши менен эки жамаа балдары бир убакта ордуларын алмаштыруу үчүн чуркашат.

Карши тараптагы старт сзығы аркасына кайсы жамаа биринчи болуп турса, ошолор оюндун жеңүүчүсү болуп эсептелет.

### *«Таш көтөрүү» оюну*

Оюнчулар 3 – 4 топко бөлүнүшөт. Жамаалар старт сзызыгынын артында бир катар тизилип турушат. Ар бир жамаанын тушуна 8 – 10 м алыста ичине майда таштар салынган 1,5 – 2 кг келе турган баштыкчалар коюлат.

Мугалимдин белги берүүсүнөн кийин, биринчи болуп турган оюнчулар баштыкчаларды карай чуркап барып, аны жогоруга көтөрүп, акырындык менен жерге түшүрөт. Андан кийин аны белгилүү бир убакыттын ичинде ким көп көтөрүүгө мелдешишет. Соң биrinчилер артка кайтып келип, экинчи оюнчунун колуна кол тийгизишет. Оюн ушундай түрдө улантылат.

Кайсы жамаанын оюнчулары баштыкчаларды көбүрөөк көтөргөн болсо, ошол жамаанын оюнчулары жеңген эсептелет.

### *«Жылан изи болуп жүрүү» оюну*

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүп, старт сзызыгынын артында бир катар болуп тизилип турушат. Ар бир жамаанын каршысында бири-биринен 0,5 м аралыкта 6-8 толтурма топ турат. Жамаада биринчи болуп турган оюнчу көздөрү байланган абалда толтурма топтун алдында турат.

Белги берилгендөн кийин, көзү байланган окуучу топтордун арасынан он, сол тарапка жылан изи болуп жүрөт. Акыркы топко жеткендөн соң, көздөрүн ачып, кезекти

Экинчи оюнчуга, андан соң үчүнчү оюнчуга берет. Толтурма топко тийбей өткөн оюнчуга 2 очко берилет. Оюнда көп очко топтогон жамаа женүүчү болуп эсептелет.

### «Капкан» оюну

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүшөт. Биринчи жамаа оюнчулары кол кармашып айланы – «капкан» пайда кылышат. Экинчи жамаа оюнчулары – «чычкандар» айлананын сыртында турушат.

«Капкан» милдетин аткарып жаткан балдар кол кармашып, айлананы бойлой жүрүп, «чычкандар»га карата төмөнкү ырды айтышат:

Эй кургурлар, бул чычкандар  
Тажатты го, кырылгырлар.  
Эмне көрсө ошону жейт,  
Тойгондугун дагы билбейт.  
Шашпагыла, көрөөрсүңөр,  
Колго төшөп өлөөрсүңөр.

Балдар токтоп чиркелген колдорун жогоруга көтөрүп, ыр айтууну улантышат.

Уяңарга койдук капкан,  
Баарыңарды бат кармайбыз.

«Чычкандар» айлананын ичине кирип-чыгып жүрө беришет. Ошондо мугалимдин «капкан жабылат», деген үнү угулат. Балдар колдорун ылдыйга түшүрөт. «Капкан»-дан чыгууга үлгүрбөгөн «чычкандар» колго

түшкөн эсептелет. Алар эми «капкан» жамаасындағыларга кошуулуп алышат. Оюн эки-үч «чычкан» калганга чейин улантылат.

### *«Ким мерген?» оюну*

Оюнчулар бир катарга тизилип «бир», «эки» деп санашат.

Оюнчулар экиге бөлүнүп, эки катарга тизилишет. Алардың буттарының алдынан сызық өткөрүлөт. Топ сызыктың алдынан туруп ыргытылат. Жамаадагы ар бир оюнчуга бирден топ берилет. Катардың тушуна сызылган 6 м алыста ар түрдүү түстөгү 10 кегля (жоон кыска таяк) коюлат. Ар бир кегляның арасында 1 – 2 кадам, жамаалардың арасында болсо 3 – 4 кадам жай калтырылат. Ар бир жамаадагыларга кеглялардан бир түстүүсү берилет.

Оюн башчының белгисинен кийин басталат. Оюнчулар топту кезек менен кегляларга ыргытышат. Кегляның кайсы жамааның оюнчусу жыгытса, аны бир кадам алыска сүрөт. Оюн учурунда өзүнүн бутасын алыска сүрө алган жамаа (сүрүлгөн буталар кадамдап өлчөнөт) жөнүүчү болот.

### *«Ак терек, көк терек» оюну*

Оюнчулар эки топко бөлүнүп, аянтчаның эки жагында бир катарга тизилип, кол кармашып турушат.


Мугалимдин белгиси менен жамаалардың бири әкинчисине карап: «Ак терек, көк

терек, бизден сизге ким керек?», – деп кайрылат. Экинчи жамаадагылар: «Сизден бизге (каршысында турган жамаадагы оюнчулардан бириinin атын айтат) Бектемир керек», – дешет. Аты айтылган оюнчу чуркап келип, аны чакырган жамаанын оюнчулары пайда кылып турган чынжырды үзүүгө аракет кылат. Эгерде чынжырды үзө алса, ошол жамаадагы оюнчулардан бирин алып өз жамаасына кайтат. Чынжырды үзө албаса, ал жерде кала берет жана оюнду ошол жамаада улантат. Жамаанын бириinin оюнчулары экинчисинен 5 – 6 кишиге ашып кетсе, оюн аяктайт.

### *«Топ таштоо» оюну*

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүп, волейбол аянынын эки жагында турушат. Алардын ортосунан бийтиктиги 2 м болгон волейбол тору же аркан тартылат. Ар бир жамаада бирден волейбол тобу болот. Мында оюнчулардын милдети топту атаандаш даш тарабына өткөрүү болуп саналат. Ар бир жамаа өзүндөгү топту атаандашынын аянына бир мезгилде узатууга аракет кылат. Топ менен бүткүл аянтты бойлоп чуркоого уруксат берилет. Топту уруп кайтарса да, бир-бирине узатса да болот. Топ жерге түшүшү да мүмкүн. Эгерде, узатылган топ атаандаштар жактан аянттан сыртка чыгып кетсе же тордун астынан өтүп кетсе, ошол жамаа женилген деп эсептелет. Женип чыккан жамаага бир упай берилет. Оюн бир

**117-сүрөт.**



жамаа 15 упай чогултканга чейин улантылат (117-сүрөт).


### **«Бутага таамай ур» оюну**

Дубалга жерден 1,5 м бийиктикте аралығы 2 м ден кылышп, чоңдугу 40 см лүү үч бута илип коюлат. Дубалдан 2 м алыштыкка сзызық сзызылат. Андан кийин ар 1 м ге дагы 3 – 4 түз сзызық сзызылат. Биринчи сзызыктын четине 2 м, калган бөлүктөрдүн арасына 1 м деп жазып коюлат.

Оюнчулар акыркы сзызыктын артына 3 катар болуп өз буталарынын тушунда турушат. Катарда биринчи болуп турган оюнчуларга үчтөн топ берилет. Алар дубалдан 2 м алыштыкта сзызылган биринчи сзызық артында турушат. Белги берилгенден кийин оюнчулар топту бутага мээлеп атышат. Эгерде биринчи топ бутага тура тиисе, ал оюнчу бутаны экинчи сзызыктын артынан туруп мээлейт, мында да топ бутага тиисе, оюнчу кийинки сзызыктын артына өтөт.

Мына ошентип, кайсы оюнчу үч топту бутага таамай тийгизе алса, оюндуң экинчи түрүндө ага төрт топ берилет. Эгерде оюнчу биринчи топту бутага тийгизе албаса, кийинки топторду ал биринчи сзызыктан туруп атат. Топторду атып болгондон кийин, алар жыйып алышып кийинки оюнчуга берилет.

Бул оюнда бутага таамай тийген топ эсепке алышат, убакыт эсепке кирбейт.



118-сүрөт.

Ошондуктан бутаны шашылбай так мээлөө керек (118-сүрөт).

### *«Тосмолордон ашып өтүү эстафетасы» оюну*


Оюнчулар эки катарга турушат. Катарда биринчи болуп турган оюнчулардын буттарынын алдынан түз сзыык өткөрүлөт. Ар бир жамаанын алдына 20 – 25 м аралык арасында түрдүү буюмдар: гимнастикалык скамейка, 3 м бийиктикке тартылган жип, гимнастикалык төшөктөр жана топтор коюлат.

Мугалимдин белги берүүсүнө карай катарларда биринчи болуп турган оюнчулар чуркашат. Алар гимнастикалык скамейканын үстүнөн жүрүп өтүшөт, топту жип үстүнөн ашырып ыргытып кайра илип алып, өз ордуна коёт. Андан соң чуркап барып, гимнастикалык төшөктүн үстүнөн тоголонуп өтүшөт жана артка чуркап кайтып келип, катарда өздөрүнөн кийин турган оюнчунун алаканына алакандарын кагышат. Алакан тийген оюнчулар чуркап кетишет, алаканды тийгизген оюнчулар катардын аягына барып турушат. Катардагы эң акыркы оюнчулар көнүгүүнү аткарып кайтып келгендөн кийин, кол чаап оюн токтолулат. Эстафетаны биринчи болуп аяктаган катардын оюнчулары жеңип чыгышат (119-сүрөт).

### *«Топ ортодогу оюнчуга» оюну*

Оюнчулар бир нече айлана болуп турушат. Ар биринин ортосунда бир оюнчу

119-сүрөт.




топ кармап турат. Ал топту кезеги менен жамаасындағы досторуна ыргытат, алар топту ага кайтарат. Топту акыркы оюнчы кабыл қылыш алғандан соң, ортодогу оюнчы топту жогоруга көтөрөт. Топ ыргытууну биринчи болуп аяктаган жамаа оюнда жеңип чыгат.

### *«Буюм көтөрүп жүгүрүү эстафетасы» оюну*

Эки жамаа аянттын эки жагында бетмебет болуп турат. Ар бир жамаанын жаңында бурчта айлана же төрт бурчтук сыйылган болуп, ага толтурма топтор коюлат. Жамаалардын ортосуна 10 – 15 м алыста дагы айлана сыйылган болуп, аларга кеглялар же кум толтурған бакалашкалар коюлат. Катардын аягындағы айланадан 2 – 3 м алыстыкта старт сыйығы сыйылган болуп, анда ар бир жамаадан бирден оюнчы турат. Мугалимдин белги берүүсү менен оюнчу топту бир айланадан башкасына алып барат. Ал жерден кегляны алып, артка кайтат жана аны биринчи айланага алып келип коюп, өз жайына барып турат. Биринчи оюнчу топту алып кетээри менен экинчи оюнчу старт сыйығын ээлейт. Биринчи оюнчу жүгүрүүнү аяктагандан кийин экинчи оюнчу жүгүрүүнү баштайт, бирок ал кегляларды алып барып, топторду алып келет. Ар бир жамаанын оюнчулары толук чуркап болбогонго чейин оюн улантыла бе-

**120-сүрөт.**




рет. Жүгүрүнү биринчи болуп аяктаган жамаа жөңгөн деп эсептелет (120-сүрөт).

### **«Ынтымактуу үчтүк» оюну**

Оюнчулардын баардыгы үчтөн 4-5 топко бөлүнүп, старт сыйзыгында турушат. Ар бир үчтүктөн 8-10 м алысса айланы сыйзылат. Мугалимдин белгиси менен биринчи үчтүк чоң алқакты бир колдоп кармап, айлананы карай чуркайт жана анын тегерегинде айланып, артка кайтып келет. Башка үчтүктөр да ушул аракетти кайталайт. Үчтүктөр баардык оюнчулар менен жыгылып түшпөй, калып кетпей баштапкы абалга кайтып келгенде жамаага 2 очко берилет. Оюн ушундай түрдө улантылат. Оюнду кайсы жамаа биринчи болуп аяктаса, ошол жөңгөн эсептелет.

### **«Чоң алқакты карма» оюну**

Оюнчулар бир-бирлерине бетме-бет турup эки катарга тизилишет. Катардагы окуучулардын арасында 1 м аралык болот. Катардагы биринчи турган оюнчунун алдында 5 чоң алқак болот. Мугалимдин белги берүүсүнөн кийин биринчи оюнчулар чоң алқакты баштарына кийип, буттарынан өткөрүп экинчи оюнчуга беришет. Экинчи оюнчу да ушундайча аракеттер менен алқактарды үчүнчүсүнө узатат жана башка. Ушундай тартипте оюнчулар бир-бидден чоң алқактарды баштан кийип, буттан чыгарып артынданы шеригине узатышат.



121-сүрөт.

Акыркы оюнчулар бардык узатылган ал-кактарды кабыл кылып алганда оюн аяктайт. Оюнду тез жана так аткарып, бириңчи аяктаган топ жеңип чыгат (121-сүрөт).


### *«Туннель» оюну*

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүп, бири-бирине бетме-бет турушат. Дагы бир нече оюнчу колундагы чоң алкакты эки тараптан кармап, туннель пайда кылып турат. Мугалимдин белги берүүсүнөн кийин катардын алдында турган бириңчи оюнчулар колдорунда топ менен алдыга чуркап барып, чоң алкактардын ортосунан эңкейип өтөт. Чоң алкактан өтүп болгон оюнчу оң тараптан айланып келип, топту өз катарында турган кезектеги оюнчуга берет. Кийинкилер бириңчи оюнчу аткарған кыймылды кайталайт ж. б. Оюнду катасыз, тұртұлбөй, урунбай, тез аткарған оюнчулар сыйланат.

### *«Секиргич жипти бут астынан алып өт» оюну*

Оюнчулар эки топко бөлүнүп, бир катардан тизилишет. Алардан 2 м алыста старт сзызыгы сзыылат. Сзызыктын жанында секиргич жипти кармап, бириңчи номерлұу окуучулар турушат. Мугалимдин белгиси менен бириңчи номерлұу оюнчулар секиргич жип менен алдыга жүгүрүшөт, алар старт сзызыгынан 15 – 20 м алыста турган желекчелүү таякты айланып өтүп, артка кайтышат. Эми аларды старт сзызыгынын жа-

**122-сүрөт.**



нында экинчи номерлүү оюнчулар күтүп турган болот. Биринчи номерлүү оюнчулар секиргич жиптин бир учун экинчи номерлүү оюнчуларга берет, алар катардын эки жагынан жүрүп секиргич жипти оюнчулардын буту астынан өткөрүшөт. Оюнчулар болсо андан секиришет. Кийин биринчи номерлүү оюнчулар катардын аягына барып турушат. Экинчи номерлүү оюнчулар болсо секиргич жип менен желекчени каратай жүгүрүшөт. Аны айланып келген оюнчулар секиргич жиптин бир учун кезектеги үчүнчү оюнчуларга беришет. Эми алар секиргич жипти катарда тургандардын буту астынан өткөрүшөт жана башка. Оюнду катасыз, тез жана так аткарған оюнчулар женүүчү болушат (122-сүрөт).

### *«Жолдордон секирип өтүү» оюну*

Оюнчулар тең төрт жамаага бөлүнүп, жанаша төрт бир катарлуу колоннага тизилишет. Катарлар алдынан старт сыйыгы өткөрүлөт. Старт сыйыгынан 4 – 6 м алыста 50 см көндикте 7 – 8 жол сыйылат. Биринчи сыйык менен экинчи сыйыктын арасы 40 см, экинчи менен үчүнчүнүн аралыгы 60 см ж. б.

Мугалимдин белгисинен соң жамаалардын биринчи сандуу оюнчулары чуркап барып, сыйыктарды баспай жолдордун үстүнөн секирип өтүшөт. Тапшырманы так, катасыз аткарған оюнчуга 1 очко берилет. Көп очко топтогон жамаа оюнда жеңип чыгат.

## *«Ким күчтүү?» оюну*

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүшөт. Алар бири-биринен 2-3 м алыста бир катарга тизилип, дубалга карап турушат. Мугалимдин белги берүүсү бойонча ар бир жамаанын биринчи сандуу оюнчусу колунда баскетбол тобу менен старт сыйыгына чыгат жана топту башынан ашырып күч менен дубалга ыргытат, ошондо кимдин тобу дубалдан чекип кайткандан соң, алыска түшсө, ошол оюнчуга бир очко берилет. Кийин ушул тапшырманы экинчи, үчүнчү оюнчулар аткарышат ж.б. Кайсы жамаа көбүрөөк очко топтосо, ошол жеңет.

## **СҮЗҮҮ**

Сүзүнү билүү өткөн доорлордон бери адамзат турмушунда маанилүү орунду ээлеп келген. Алгачкы общиналык коом доорунда жашоочу уруулар балык уулоодо, душман чабуулунан сактанууда жана башка максаттарда суудан пайдаланышкан, бул демек, алар сүзүнү билген дегенге негиз болушу мүмкүн. Айрыкча, сууга жакын жерлерде жашоочу уруулар үчүн сүзүү турмуштук зарылдык болгон.

Орто Азия окумуштуулары жана илимпоздору, мисалы, улуу Ал-Харезмий, өз заманынын улуу окумуштуусу Абу Райхан Беруний, медицинада даңқ тараткан Абу Али ибн Сина, Чыгыш адабиятынын атагы чыккан билимдүүлөрүнөн Низамий Ганжа-

вий, Насыр Хисрав сыйктуу окумуштуула-ры башка илимдер катарында дene тарбия, чыныгуу, сууда чөмүлүү, сүзүү да турмуштук зарылдык экендигине чоң маани беришкен.

Башка көнүгүүлөр катары сүзүүнү билүү да ар бир Орто Азиялык жоокер үчүн милдеттүү болгон. Амир Төмүр дарыяны кечип өтүү жана сүзүү көнүгүүсүнө чоң маани берген. Улуу аскер башчынын өзү да тез агуучу дарыядан кечип өтүү, сууда сүзүү сырларын мыкты билген. Дарыя жээктери-нен түртүп чыккан таштарга аркан таштап туруп, күчтүү чабуул жасоого чебер болгон.


Өзбекстанда сүзүү спортунун өнүктүрүлүшүнүн башталгыч доору 1924 – 1925-жылдарга туура келет.

1960-жылдарга келип Ташкентте бир канча чоң бассейн (көлмө) дер куулду. Азыркы учурда бардык облустарыбыздын борборлорунда бассейндер куруп ишке түшүрүлгөн. Буга ылайык, сууда машыгуучулардын саны да күн сайын ашып ба-рууда.

Республикабызда жыл сайын тажрый-балуу сүзүү усталары жетишип чыгууда. 1964-жылы Токиодо өткөрүлгөн Олимпиада оюндарында С.Бабанина жана Н.Устинова-лар коло медалына ээ болушкан. С.П. Коннов, Заболотов, С. Искандалар Европа, Дүйнө, Азия чемпиондору болушту. Келечекте да көптөгөн күчтүү, таланттуу жаштарыбыз жетишип чыгышат.

## *Көкүрөктө крол усулуунда сүзүү*

Сүзүүнүн мындай усулу эң тез сүзүүдө колдонула турган усул болуп ал 50 м ге, 100, 200, 400, 800 м ге, 1500 м ге эстафеталуу сүзүүлөрдө ( $4 \times 100$  м,  $4 \times 200$  м ге комплекстүү сүзүүлөрдө) колдонулат. Балдар сүзүүнү үйрөнүү жарайында алар толук сүзүү техникасы менен тааныш болушпаса да сууга түшүп сүзүп жатканга окшогон аракеттерди аткарышат (айрыкча, уул балдар). Булар сүзүүгө үйрөнүүнү жөнгөндөштирең, анткени анын негизинде чалкалап сүзүү жана дельфин усулуунда сүзүү техникасы жатат (123-сүрөт).



*Дене жана баштын абалы.* Сүзүү учурунда дене суунун бетинде горизонталь абалга жакын турат, жамбаш жана сан бөлүгү, ийин бөлүгү андан бир аз жогоруда, бет бөлүгү сууга батып, суу болсо маңдайга тең турат. Сүзүп жаткан адам бул учурда бир аз ылдыйга караган абалда болот. Сүзүү жарайянында эки жакка ооп кетпестикке, дененин жамбаш бөлүгү термелип кетпестигине жана денени суу бетинде тегиз кармап турууга аракет кылынат.

*Колдордун аракети.* Сүзүүчүнүн колдору кезекме-кезек жирөө аракеттерин аткарат. Мында кол баштап абага көтөрүлөт, кийин алдыга созулат, соң бармактарды жаа сыйктуу жазып сууга кирилилет, ошондон кийин алакан жана ийин алкагы сууга кириет. Сууну жирөө учурунда алакандар менен суу өзүнө тартылат, бул учурда чыканак бир аз бүгүлөт жана кайра жазылат. Жирөө учурунда суу бетине биринчи чыканак, андан, соң алакан чыгат. Суу бетинде кол чыканактан бүгүлүп, бошошкон абалда алдыга аракеттенет. Кол аракеттерин туура аткаруу сүзүүнү үйрөнүүдө чоң роль ойнойт. Ошондуктан буга өзгөчө көңүл бурулат. Биринчи колдо жирөө башталып жатканда экинчи кол абада болот, ал жирөөнү аяктап жатканда экинчиси сууга батат. Ушундай тез-тез удаалаш аракет кылынса дене сууда алдыга жылат.

Колдорду аракеттendirүүнү билүү менен бирге, кандай дем алууну да билүү керек.

Антпесе адам тез чарчап, бат эле талыгып калат.

*Дем алуу.* Сууда сүзүп жаткан адамдын бети сууга баткан абалда болуп, бир гана дем алуу убагында баш капитал жакка бурулуп дем тартылат. Бул көбүрөөк колдордун аракетине байланыштуу болот. Мисалы, оң кол жирөөнү аткарып болуп, абага көтөрүлүп жатканда (эгер сага оң жак ыңгайлуу болсо), баш капиталга бурулуп, терең дем алууга үлгүрөт, кол жогорудан алдыга сууга батып жатканда болсо демди сууга акырын чыгарып барылат. Экинчи кол аракетин баштап, чыканактан бүгүлүп, кол суудан көтөрүлгөндө демдин калганы (калдык аба) үйлөп сыртка чыгарылат. Эгерде ооздо азыраак суу калган болсо, ушул суу аба менен сыртка чыгып кетет (муну менен тамакка суу кетип калbastыктын алды алынат), андан соң дагы терең дем алынат. Мына ошентип, колдун эки аракетине бир дем алуу туура келет.

*Буттардын аракети.* Сүзүүчүнүн буттары сууда жогорудан ылдыйга жана ылдыйдан жогоруга мезгилдүү кыймылдарды жасайт. Алар тизе муунунан бир аз бүгүлүп, учтary созулат да бир аз ичкери тарапка бүгүлгөн буттар кайчы сыйктуу кыймылдарды жасайт. Албетте, мында буттардын сан бөлүгү да катышат.

Эми буттардын тизеден бүгүлүшү  $30^{\circ}$ - $40^{\circ}$  бурч астында болушу керек. Буттар туура кыймылдап жаткан болсо, аркадан карал-

ганда, тамандар менен суунун кайнап чыгусу көрүнөт. Ушул аракеттердин бардыгы өз ара төп келген абалда болсо, адам эркин, чарчабай сүзө алат.


### *Чалкалап сүзүү усулу*

Чалкалап сүзүү усулу да көкүрөктө крол усулунда сүзүүгө окшоп кетет. Мында да кол жана буттар кезекме-кезек аракеттегет. Бул сүзүү усулуун башкаларынан айырмасы төмөнкүдө: мында сүзүүчү адам сууда чалкалап (аркасы менен) жатат жана демди алуу-чыгаруу сууда эмес, сыртта аткарылат. Тездиги боюнча ал көкүрөктө крол усулунда сүзүү жана дельфин усулунда сүзүүдөн кийин үчүнчү орунда турат. Бул усул, адатта, мелдештерде 50 м, 100 м жана 200 м ге комплекстүү сүзүүдө, 200 м, 400 м ге (экинчи «отрезкада» 50 же 100 м ге) сүзүүлөрдө, ошондой эле комбинациялуу эстафеталарда 4x100 м ге (1-баскычта) сүзүүдө колдонулат. Ошондуктан сүзүүнүн бул усулун көкүрөктө крол усулунда сүзүү менен бир мезилде үйрөнүп барган он. Эми ушул усулда сүзүүдө аткарыла турган аракеттер менен таанышасың.

*Тулку бой жана баштын абалы.* Тулку бой суунун бетинде горизонталь абалга жакын жатып, ээк бир аз өзүнө тартылган болот.

*Колдордун аракети.* Бул усулда сүзгөндө да сүзүү көкүрөктө крол усулундагыдай эле кезек-кезеги менен аткарылат. Бирок

124-а сүрөт.




мында колдор эки абалда аракеттендирилет: биринчи абалда жирөө жарайында кол чыканактан бүгүлбөй, суу алдыга туура шилтепет; экинчи абалда суу кол алдыга чыканактан бир аз бүгүлгөн абалда шилтепет. Биринчи абал сүзүнү жаңы үйрөнүп жаткан балдар үчүн өтө ыңгайлуу болот. Анткени, мында кол сууга ийин көндигинде же андан да көңирээк түшүрүлүп, суу алдыга жан тараптан шилтепет.

***Дем алуу.*** Бул усулда дем алуу татаал эмес. Мында ээкти бир аз өзүнө тарткан абалда ооз жана мурун аркылуу дем алыш, дем чыгарып сүзүлөт.

Эгерде оозго суу кирип кетсе аны «фонтан» кылыш, чыгарууга болот. Албетте, мында да дем алуу крол усуулундагыдай кол аракеттери менен байланышкан абалда аткарылат. Жирөө кайсы колдон башталса дем алуу ушул кол абага көтөрүлүп жатканда аткарылат. Ушул кол өз кыймылын аяктап кыймылды кайра баштаганда кайрадан дем алышат.

***Буттардын аракети.*** Бул усулда сүзүп жатканда буттар суудан жогоруга кезекмекезек чыгып түшөт. Бирок ал тизеден бир аз бүгүлөт. Сууда сүзүп бара жаткан адамдын артынан күзөтүлсө, суу кайнагандай аракетке келет.

Бул кыймылдардын бардыгын жалпылаштыра турган болсок, бир жолу дем алуу эки кол аракетине жана алты бут аракетине туура келет.



**124-б сүрөт.**

Сүзүүгө үйрөнүүдө аткарыла турган жалпы өнүктүрүүчү жана атайын көнүгүүлөр комплекси 124-а, б сүрөттөр көрсөтүлгөн.

### **Дени соо муунду тарбиялоодо өкмөтүбүз көрсөтүп жаткан камкордук**

Биздин эгемендүү мамлекетибиз балдардын дени соо, бакубат, күчтүү жана билимдүү болуп өсүүсү үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды жаратууга аракет кылууда.

Алар Ата Мекенди сүйүү, ал үчүн эмгектенүү, керек болсо ар бир ишке даяртуруу дүхунда тарбияланууда.

Азыркы күндө мамлекетибизде өсүп келе жаткан жаш муунга камкордук қылууга өзгөчө көңүл бурулган. Буга ылайык, бул максатта «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзам кабыл алынды, «Sog`lom avlod uchun» ордени жана фонду түзүлдү.

«Өзбекстанда балдар спортун өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө»гү буйрук дene тарбия жана дени соо жаш муунду эрезеге жеткизүү, жаштар ортосунда дени соо турмушту жана спортко умтулууну күчөтүп жиберди. Негизгиси, анда балдардын массалык спортун өнүктүрүү көздө тутулат.

«Sog`lom avlod uchun» журналы өз алдына маданий деңгээли жогору жана жеткилең муунду тарбиялоону, бул жолдо өкмөттүк маанидеги тапшырма боюнча үгүт жүргүзүп, аны жүзөгө ашырууну, кең калк массасын бул ишке тартуу маселесин койду. Мындан сырткары журнал улуттук жана жалпы инсандык баалуулуктарды, өткөн мурасыбыздын эң жакшы каада-салттарын, ошондой эле, эми өнүгүп келе жаткан жаңы муундарды калктын бардык катмарына жеткириүүнү өз алдына максат кылып койду.

Руханий деңгээли жогору адамдын ыйман-ишеними да бекем болот. Демек, маданий деңгээли жогору адам дene тарбия жана спортко аң-сезимдүү түрдө ки-

ришсе, көздөгөн максатына жетет. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде балдардын абдан көп кызыктуу спорттук мелдешүүлөрү өткөрүлүүдө.

Атап айтсак, «Sog`lomjon-polvonjon», «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada», «Yuguruvchilar kuni», «Ochiq ring», «Sakrov-chilar kuni» сыйяктуу балдар жана өспүрүмдөрдүн спорт мектептеринин Республикалык биринчилиги, окуучу-жаштар спарта-киадалары үзгүлтүксүз түрдө өткөрүлүп турулат.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Өкмөтүбүз дene тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча кандай камкордук кылууда?
2. Балдар ортосунда кандай мелдештер өткөрүлүүдө?

### **ӨЗБЕКСТАНДЫ ДҮЙНӨ ТААНУУДА**

Чындыгында да Өзбекстанды бүткүл дүйнө таанууда. Мунун себеби спортко кең жол ачылуусунда. Өзбекстан Республикасынын Биринчи Президенти И.А.Каримов айткандай эле «Эч бир нерсе мамлекетти спорт сыйяктуу тез дүйнөгө таанымал кыла албайт»!<sup>1</sup>

Ушул сөздөрдүн далили катары биринчи президентибиздин эл арасында дene тарбияны өнүктүрүүгө кылган аталарча кам-

<sup>1</sup> «Sport» газетасы, 1995-жыл 11-май.

кордугу көнүл бурууга татыктуу. Өзбекстандын Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигиндеги мамлекеттердин арасында биринчи болуп «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзам кабыл алуусу да буга далил. Ошондуктан, улуу келечекке умтулуп жаткан ушул көз каранды эмес мамлекетте дене тарбия бардыгынын зарылдыгына айлануусу жана ал ушул журтта жашап, эмгектенип жаткан ар бир адамдын саламаттыгын чыңдоого жардам берүүсү зарыл.

*Кишилердин саламаттыгы* – бул ар бир мамлекеттин негизги байлыгы деп эсептөт. Буга, «Sog`lom avlod uchun» медалы, «Өзбекстан Республикасында футболду өнүктүрүүнүн иш-чаралары жөнүндө»гү, «Өзбекстанда дене тарбия жана спорту өнүктүрүү иш-чаралары жөнүндө»гү мыйзамдар пикирибиздин далили болот.

Дене тарбия менен машыгуучулардын саны азыркы күнгө келип 10 миллион адамдан ашып кетти. Алардын көпчүлүгү ашырылган нормативдерди да ийгиликтүү аткарууга жетишүүдө. Миллиондон ашуун адамдар саламаттыгын чыңдоо максатында спорт секцияларында үзгүлтүксүз машыгып жатышат. Күрөш спорту, чабандестик оюну жана мелдешүүлөрү жаңы баскычка көтөрүлдү. Ташкент шаарында 1998-жылы 6-сентябрда «Эл аралык күрөш Ассоциациясы» түзүлдү. Таланттуу жаштарды табуу,

алар тандаган спорт түрлөрү буюнча чеберчилигин ашыруу, жаңы спорт борборло-руна алып чыгуу тарбиячылардын ардактуу милдети болот. Бизде үлгү аларлык спортчулар көп.

*Эгемендүү республикабыз спортунун келечеги кең деп айта алабыз.* Анткени дene тарбия жана спорт тармагында жүргүзүлүп жаткан биринчи өкмөт саясаты көптөгөн маселелерди ийгиликтүү чечүү мүмкүнчүлүгүн берип жатат.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Эгемендүүлүккө жетишкенибизден соң, дene тарбия жана спортко кандай көңүл бурулду? Бул жөнүндө сүйлөп бер.
2. Өзбекстандык дүйнө чемпиондорунан кимдерди билесиң? Санап бер.
3. Олимпиада оюндары чемпиону жана сыйлыгына ээ болгон спортчулардын атын атап бере аласыңбы? Алар кимдер?

### **Олимпиада оюндарынын кайра калыптанышы**



Биринчи Олимпиада оюндары биздин заманга чейинки 772-жылда Грецияда Зевс (гректер кудайы) урматына атап өткөрүлгөн.

Азыркы Олимпиада оюндарын калыптан-дыруу француз педагог окумуштуусу Пьер де Кубертендин демилгелүү аракеттери

жана патриоттүгү себептүү ишке ашырылган. Ал биринчи заманбап азыркы Олимпиада оюндарын 1900-жылда Париж шаарында өткөрүү жөнүндө сунуш киргизет. Грециялык белгилүү акын жана котормочу Деметриос Викелос жыйналыш катышуучуларын биринчи Олимпиада оюндарын Олимпиада оюндарынын мекени болгон Грецияда өткөрүүгө, ошондой эле 1900-жылда боло турган Олимпиада оюндарын Париж шаарында өткөрүүгө чакырды.

Мурдагы Союздун жамаасы мурдагы Олимпиада оюндарында 1952-жылдан, башкача айтканда XV Олимпиада оюндарынан катыша баштады (1984-жылда АКШ нын Лос-Анжелес шаарында болуп өткөн 23-Олимпиада оюндарында катышпаган). Өзбекстандык спортчулар да курама жамаа курамында катышып, татыктуу сыйлыктуу орундарды ээлөөгө жетишкен. Ошондон кийин 1992-жыл 21-январда Өзбекстан Республикасынын улуттук Олимпиада Комитети түзүлдү, ушул жылы 3-марttан тартып Эл аралык Олимпиада Комитети курамына киритилди жана анын чыныгы мүчөсү деп эсептелди. Бул Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада, Азия жана Дүйнө биринчиликтеринде эгемендүү курама жамаа катарында катышуусу үчүн мүмкүнчүлүк жаратты.

## СПОРТТУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА СПОРТ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР


### ГИМНАСТИКА

«Гимнастика» сөзүнүн маанисин билесиңбى? Бул сөз грекче «гимназо» сөзүнөн келип чыккан болуп, көнүгүү жасатамын, көнүгүү жасаймын деген маанилерди билдирет.

Байыркы замандарда жүгүргөндөр, күрөшкө түшө турғандар, бийиктикке жана аралыкка секире турғандар, жадагалса кол күрөшү менен машыккандар да гимнастичылар деп аталган.

Бүгүнкү күнгө келип, гимнастика өзүнчө спорт түрүнө айланды жана ал эки түргө бөлүнөт. Булар спорт гимнастикасы жана көркөм гимнастика.

Спорт гимнастикасы менен уул балдар



125-сүрөт.

да, кыз балдар да машыгышат (125-а, б сүрөттөр), көркөм гимнастика менен жалаң гана кыздар машыгышат. Спорт гимнастикасында уул балдар алты түр боюнча, кыздар төрт түр боюнча мелдешишет.

Мелдешүүлөр учурунда аткарылган көнүгүүлөр балл менен бааланат. Эң жогорку баа 10 балл. Көркөм гимнастика көнүгүүлөрү кыйла жөнөкөй жана көркөм болот. Спортчу аянтта баштап эркин, кийин топ, шакек (чоң алкак), тасма, секиргич жип жана булавалар менен аткарыла турган көнүгүүлөргө өтөт.

Ошону менен бирге бийик турникте спортчуларыбыздан бири чебердик менен эркин көнүгүү аткарууда. Спортчуларыбыз спорт гимнастикасы боюнча да жакшы натыйжаларды колго киритишүүдө.

## **САМБО**

Самбо кандай маанини билдириет?

«Самбо» — бул орусча сөз болуп, ал «Куралсыз өзүн-өзү коргоо» деген маанини билдириет.

Самбого XX кылымдын 30-жылдарында негиз салынды. Орус самбосунун атасы Спириidonov жана Харлампиевдер түрдүү улуттун күрөштөрүн терең үйрөнүүнүн негизинде самбо спорт түрүн жаратышты. Бул спортто Туран элдеринин улуттук күрөшүнүн усулдары да бар.

1934-жылы Өзбекстанда биринчи болуп Ташкенттеги «Динамо» коомунда самбо

кружогу түзүлдү. 1937-жылдан баштап самбо боюнча классификациялық мелдештер өткөрүлө башталды.

Ошондон кийин Өзбекстанда самбо спорт түрү өнүктүрүлө баштады жана үзгүлтүксүз түрдө чоңдор жана өспүрүмдөрдүн ортосунда мелдешүүлөр өткөрүлүп келинүүдө. Республикасында 1964-жыл 24-январда «Самбо» Федерациясы түзүлдү, ошондон бери самбочуларыбыз көп эле белгилүү эл аралык мелдешүүлөрдүн жеңүүчүлөрү болушту.

Самбо бир гана жигиттердин арасында эмес, ошондой эле кыздардын арасында да кеңири таркалган. Алар эл аралык турнирлерде гана эмес, ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттарда да татыктуу орундарды ээлешкен.

## **ГРЕК-РИМ КҮРӨШҮ**

Күрөш – адамдарга белгилүү эң байыркы спорт түрлөрүнөн болуп саналат. Байыркы Египет эстеликтеринин дубалдарында балбандардын алышууларынын жүздөгөн көрүнүштөрү сүрөттөлгөн. Аларда биздин күрөшүбүзгө окшогон дәэрлик бардык кармоо усулдары жана туруулар сүрөттөлгөн. Демек, күрөш мындан болжол менен 2500 жыл мурда да белгилүү жана кең таралган спорттун түрү болгон экен.

Бир катар изилдөөчүлөр грек-рим күрөшүнө айтылуу грек балбаны Тезей негиз салганы жөнүндө маалымат беришет.

Байыркы грек спорт түрлөрүнүн системасында күрөш маанилүү орунга ээ болгон. Гректердин эң зор күрөшчүсү Кротонли Милон мамлекет чемпионаттарында 32 жолу жеңип чыккан жана Олимпиадаларда 6 жолу биринчиликти колго кириткен.

Биздин өлкөбүздө грек-рим күрөшү 1905-жылдан акырындық менен өнүгө баштаган. 1921-жылда II Орто Азия Олимпиадасы өткөрүлгөн. Бул олимпиаданын планына грек-рим күрөшү киритилген. Ташкентте 1924-жылы облустар боюнча олимпиада өткөрүлдү. Мында грек-рим күрөшчүлөрүнөн П. Таранов, Туканов Тим өз чеберчиликтеги көрсөтүп беришкен. 1934-жылда мурдагы Союздун биринчилигинде Өзбекстан күрөшчүсү Эгемберди Ризаев өз салмак категориясы боюнча 1-орунду ээлеген.

Азыркы учурда грек-рим күрөшү боюнча Д. Арипов дүйнөлүк чемпион болду. Күрөшчүлөрүбүз өздөрүнүн спорттук чеберчилигин ашыруу менен биргеликте белгилүү Азия, Дүйнөлүк Олимпиада оюндарында журтубуз намысын коргоп, мамлекетибиздин атагын бүткүл дүйнөгө таанытып келишүүдө. Грек-рим күрөшү башка күрөш түрлөрүнөн өзүнүн кармоо усулдары менен айырмаланат. Бул күрөштө бел



126-сүрөт.

жана белден жогорудан гана кармоого уруксат берилет. Азыркы күндө көптөгөн жаштар ушул күрөш түрү боюнча өз чеберчиликтерин ашырышууда (126-сүрөт).

## **ТУРАН ЖЕКЕ КҮРӨШҮ**

Ар бир әлдин өз тили, өзүнө мүнөздүү жоокердик өнөрү да болгон. Ушулар катарында, Туран калктарының да. Бирок кээ бир себептерге көрө бул спорт түрү өнүкпөй калып кеткен эле.

Дүйнөдө эң көп сандуу спорт түрү — бул жеке күрөш болуп эсептелет. Анын эки жүздөн ашык түрү бар. Бүгүнкү күнгө келип, алардын көпчүлүк түрлөрү боюнча чоң-чоң әл аралык спорт мелдешүүлөрү өткөрүлгөн. Көптөгөн улуттук спорттун түрлөрү өзүнүн азыркы жеткилең көрүнүшүнө әэ болгучу машакаттуу жолдорду басып өттү.

Азыркы күндө төмөндөгү жеке күрөш түрлөрү дүйнөлүк спорт аренасында татыкттуу орун ээлеген, атап айтсак: бокс (Англия), дзюдо, каратэ (Япония), грек-рим күрөшү (Греция-Италия), таэквандо (Корея), самбо (Россия), ушу (Кытай), кикбоксинг (Германия), муай-тай (Тайланд) ушулар катарынан орун алган.

Эгемендүүлүк себеп салттарыбыз кайра калыптанууда. Азырга чейин балдар Кытай ушусуна, Япония каратесине, Корея таэквандосуна таңыркап карашууда. Ушул жоо-

кердик өнөрдүн түрлөрү жаштардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Мейли, ар ким өзү каалаган спорттун түрү менен машыксын, өз чеберчилигин ашырысын. Бирок, бабаларыбыздан бизге мурас болуп келе жаткан Туран жеке күрөшүн да эстен чыгарбастыгыбыз керек. Анткени, ал Чыгыш жеке күрөш системасында өз алдынча спорт түрү болуп эсептелет. Аны менен биринчи жолу Ташкенттеги Х. Калонов атын-дагы өнөр-кесиптик билим журтунун спорттук борборунда (Б. Сайдов жетекчилигинде) машыгышкан. 1991-жылга келип, ал кайра калыптанып, эрежелери иштеп чыгылды. Буга жараша Туран жеке күрөшүн жаратууда элибиздин үрп-адаттары, дүйнөдө таанылган жоокердик күрөш эрежелери абдан мыкты үйрөнүлүп, сунуш кылышынды.

Бул күрөш азыр «Туран жеке күрөшү» деп атала турган болду. Таймашуу соккуларсыз алып барылат. Катышуучулар эркин көнүгүүлөр аркылуу жуптук жана көргөзмөлүү чыгууларда мелдешишет. Кийимдер Туран элдери кийген яктак, кең кылышып тигилген шалвардан турат. Мындан сырткары бешенебоо да байланат. Таяк жана аркан курал катарында колдонулат (127-сүрөт).

«Туран жеке күрөшү» боюнча Ташкент биринчилиги үчүн мелдешүү 1994-жылдан башталды. Ушул жылдан баштап уул жана



### **127-сүрөт.**

кыз балдар ортосунда Өзбекстан чемпионаты дайыма өткөрүлүп келинет. 1996-жылдан эл аралық турнир өткөрүлө башталды. Эркин Акрамов, Жамалиддин Дадакозиев жана башкалар республика чемпионатында, ошондой эле эл аралық турнирлерде жана мелдешүүлөрдө республикабыздын таламын коргоп келишүүдө.

## **ТЕННИС**

Теннис оюнунун тарыхы да алыс өтмүшкө барып токтойт. Бул оюн мурда гректерде, соң Римде пайда болгон, кийинчөрээк француздардыкына айланат.

«Теннис» сөзү французча сөз болуп «теннез» башкача айтканда «ойно» маанисин билдирет. Бул оюн XIII, XIV жана XV кылымдарда бүткүл Франция бойлоп кеңири



### 128-сүрөт.

таркалган жана ал падышалар оюну деп да аталган эле. 1529-жылга келип, падыша Генри VIII (азырга чейин пайдаланып келинип жаткан) теннис кортуң курдурат.

Он алтынчы қылымда жыгачтан жасалған ракеткалар пайда болду. Теннис оюнундагы геймдердин әсеби ошол мезгилдегидей: 15, 30, 40 әсебинде алып барылат (әгерде әсеп 40:40 болсо көп-аз системасы колдонулат).

Түркстанга теннис XX қылымдың бириңчи он жылдығында кирип келди. Ташкентте бириңчи теннис аянты 1903-жылда курулду, кийинчөрөк Фергана, Кокон, Самарканд жана башка жерлерде да курулду.

1991-жылдан республикада дene тарбия жана спортту өнүктүрүүгө мындан да көп көңүл бурула баштады. Айрыкча, 1998-жыл 11-сентябрдагы «Өзбекстан Республикасында тенисти мындан да өнүктүрүү ишчалар

ралары жөнүндө»гү 392-сандуу токтомуунун кабыл алышуусу чоң мааниге ээ болду.

Ташкентте теннис боюнча жыл сайын «Президент кубогу»нун өткөрүлүүсү, «Челенджер», «Ташкент опен» жана Андижан, Фергана, Наманган, Самарканд, Каршидагы «Сетеллит» турнирлери өткөрүлүүсүнүн тарбиялык мааниси чоң болууда. Бул иш-аракеттер таланттуу жаш теннисчилердин жетишип чыгуусуна өз олуттуу салымын кошууда (128-сүрөт).

## БОКС

Бокс да байыркы спорт түрлөрүнөн болуп эсептелет. Бокс биринчи болуп Англияда пайда болду.

«Бокс» — англ исче сөз болуп «мушуруу» деген маанини билдириет. Бокс мындан 5 миң жыл мурда Египет жана Вавилондо адат болгон жекеме-жеке мушташудан келип чыккан. Мушташуу Грецияда өткөрүп келинген Олимпиада оюндарынын планына киргизилген эле.

Колкапсыз мушташуу эрежелери XVIII кылымдын баштарында биринчи жолу Англияда иштеп чыгылды. 1867-жылга келип колкап кийип мушташуунун биринчи эрежеси күчкө кирди.

Өзбекстанда бокс менен С. Л. Жаксондун жетекчилигинде 1923-жылдан баштап машыга башташкан. Кийинчөрөөк республикабызда бокс андан да өнүктүү.

Дүйнөлүк кубок үчүн мелдешүүлөр ар эки жылда өткөрүлөт. Анын деңгээлин дүйнөлүк чемпионатка барабар деп айттууга болот. Бокс эки түргө бөлүнөт. Бул – кызыгуучулар жана професионалдардын боксу. Кызыгуучу боксчулар кандайдыр бир ишканада иштейт же окыйт. Профессионал боксчулар бокс менен гана машыгышат.

## **ДЗЮДО**

«Дзюдо» япончо сөз болуп, «Жумшак жол» деген маанини билдириет. Бул спорт түрүнө Контонон мектебинин устаты Дзигаро Кано 1882-жылы негиз салды. Ал джиуджицу усуулун өнүктүрдү. Ал күрөштүн бул усуулунун адам саламаттыгына зыян жеткирбей турган жактарын алып, чыныгы дene тарбия катары калыптандырды.

*Дзюдо* – бул күрөштүн бир түрү болуп, анда чабуул кылуу менен бирге оорутуу жана муунтуу усулдарына да уруксат берилген. Кыска кемсел (кимоно) жана шым кийген спортчулар жылаңаяк болуп, атайын татаманын (килем маанисинде) үстүндө күрөшүшөт. Тик туруп күрөшкөн учурда буттан чалып, ыргытуу усулдарынан пайдаланып, күрөшчүлөр бири-бирин татаманын үстүнө ыргытууга умтулушат. Жатып күрөшүүдө кармап алуу жана оодаруу усулдарын колдоп атаандашынын ийинин татамага 30 секундга чейин басып туруу же бир гана оорутуу жана бууп алуу менен атаан-

дашын жөңилгенин мойнуна алууга мажбур кылышат.

Өзбекстанга дзюдо 1972-жылдан кирип келе баштады. 1973-жылда дзюдо федерациясы түзүлдү. Дзюдо боюнча мелдешүүлөр эркектердин жана аялдардын ортосунда ар дайым өткөрүлүп турат. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен өзбекстандык спортчулар ири мелдешүүлөрдө, турнирлерде катыша башташты жана бир катар жеништерди колго киритти.

Америка, Япония дзюдосу өз мектебине ээ. Бири экинчисинен айырмаланат. Өзбекстан дзюдосу да ушул мамлекеттердин күрөшүнөн өзүнө мүнөздүү түрдө айырмаланып турат. Өзбек дзюдосу күрөштүн эң жакшы усулдарын өзүндө камтыган болуп, бул анын башкалардын үйрөнүшүнө арзырылышык тарабы болуп эсептелет. Азыркы учурда биз да башкалардан үйрөнүп, өз дзюдо мектебибизди өнүктүрүп барабыз.

## КҮРӨШ

Дүйнөдөгү ар бир улуттун өзүнө мүнөздүү күрөш түрү болгондой, бизде күрөш жана белбоолуу күрөшүү түрлөрү бар. Бул күрөш түрлөрү муундан-муунга өтүп, бүгүнкү күнүбүзгө чейин жетип келди. Түркйлердин узак тарыхына ээ болгон, улуттук спорт түрлөрүнөн — күрөш кылымдар бою өнүгүп, адамдарга шаттык улап, баатыр жигиттердин чебердигин, эрдигин

көрсөтүп келди. Ошол мезгилдерде балбандардын түрдүү максаттарда өткөрүлгөн элдик жалпы майрамдардагы чыгуулары жана анда көрсөтө турган кыймыл-аракеттери көпчүлүктү таң калтырган. Ошондуктан балбандардын аты әл ичинде баркталған.

Балбандар Иран, Түркия, Греция, Индия жана башка мамлекеттерге барып, өз элинин ар-намысын коргоп келишкен.

Күрөш темурийлер заманында да, андан кийин да калктын сүйүктүү спорт оюндарынан болуп келди. Өзүнө мүнөздүү болгон күрөшүү чебердиги менен дүйнөгө таанылган өзбек балбандары тарых барактарында өчпөс из калтырды. Булар балбан Махмуд, балбан Мухаммад, Ахмад балбан, Тажи балбан жана башкалар. Азыр да дene тарбияга, айрыкча, күрөшкө өзгөчө көңүл бурулууда.

Күрөш – бул март, баатыр, эпчил эки жигиттин ортосунда өткөрүлө турган алышу, күч сынашуу болот. Жылдар өтүшү менен күрөштүн усулдары калыптанып, байып, анын калк турмушундагы орду, мазмуну, маңызы кеңейип бара берет (134-сүрөт).

Күрөш боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат 1999-жылы 1 – 2-майда Ташкентте, экинчи дүйнөлүк чемпионат 2000-жылда Түркиянын Анталия шаарында, үчүнчү дүйнөлүк чемпионаты 2001-жылда Венгрия-

да жана төртүнчү дүйнөлүк чемпионат Арменстандын Ереван шаарында өткөрүлүсү күрөшүбүздүн күн сайын дүйнөгө кең жайлгандыгынын далили болот.

Дүйнө өзбек балбандары Таштемир Мухаммадиев, Камол Мурадов, Акобир Курбанов, Махтумкули Махмудов, эки жолку дүйнө чемпиону Бахрам Авазов, Шухрат жана Баатыр Хожаев, Темир Мерганов, Абдурахман Абдуллаев, Умид Эсанов, Бехзод Дастанкуловдордун чебердигине таң калууда.

Англия «Күрөш федерациясы»нын президентинин демилгеси менен Англиянын Бедфорд шаарында ар жылы Ислам Каримов турнири ийгиликтүү өткөрүлүп келинүүдө. Мында королдуктун бардык аймактарынан катышкан балбандардын ичинде өкүлдөрүбүз 4 алтын, 1 күмүш, 1 коло медалды колго киришишken (2000-жыл). Айрыкча, кыздар ортосунда болгон мелдешүүдө Феруза Хайитметованын көрсөткөн натыйжасы кубанычтуу. Ал өзбек кыздарынын арасында али да ата-бабалары Тумарис, Барчинай сыйктуулар бар экендин далилдеп, жеңишти колго кириtti. Күрөшүбүз Азия оюндары планына киритилди. Урматтуу окуучу, эгерде сен күрөш менен жашындан машыксаң, сени келечекте Олимпияда оюндары жана дүйнө чемпионаттары күтөт.

## **МАЗМУНУ**

Киришүү .....	3
<b>Дене тарбия жана спортко таандык теориялык билимдердин негиздери .....</b>	<b>5</b>
Окуучулардын күн тартиби.....	5
Окуучуларга коюлган гигиеналык талаптар...	8
Чыныгуу факторлору .....	10
Ачык абада чыныгуу .....	11
Суу менен чыныгуу.. .....	13
Күн нурунда чыныгуу .....	16
Жаракаттануунун алдын алуу жана биринчи жардам көрсөтүү .....	18
Тулку бойду калыптандыруу жөнүндө .....	19
Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү откарууда туура дем алууну үйрөнүү .....	22
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр .....	25
Көнүгүүлөрдүн биринчи комплекси .....	26
Желекчелер менен откарыла турган көнүгүүлөр .....	28
Гимнастикалык таякча менен откарыла турган көнүгүүлөр .....	31
Секиргич жипте откарыла турган көнүгүүлөр .....	33
<b>Дене тарбия жарайында практикалык кыймыл көнүккөндүк жана тажрыйбаларын пайда кылуу .....</b>	<b>35</b>
Гимнастика жөнүндө .....	35
Тизилүү жана кайра тизилүү .....	36
Арканга жармашып чыгуу .....	43
Оор нерсени көтөрүү жана алып барып кою .....	45
Аралаш жана жөнөкөй асылуулар .....	46
Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү .....	52

Ордунда туруп бир жана эки бутта	
секириүү .....	54
Акробаттык көнүгүүлөр .....	55
Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө	
байланышкан көнүгүүлөр (гимнастикада) ...	61
Жөңил атлетика жана анын түрлөрү	
жөнүндө .....	67
Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байла-	
нышкан көнүгүүлөр (жөңил атлетикада) ....	76
Спорт оюндары .....	78
Футболдуң пайда болушу .....	88
Футболдо бут менен аткарылуучу	
кыймылдар .....	89
Гандбол (Кол тобу) .....	97
Волейбол .....	111
Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байланыш-	
кан көнүгүүлөр (спорт оюндарында) .....	119
Кросско даярдык .....	122
Кыймылдуу оюндар .....	127
Сүзүү .....	146
Дени соо муунду тарбиялоодо өкмөтү-	
бүз көрсөтүп жаткан камкордук .....	154
Өзбекстанды дүйнө таанууда .....	156
Олимпиада оюндарынын кайра	
калыптанышы .....	158
<b>Спорттун түрлөрү жана спорт жөнүндө</b>	
<b>маалыматтар .....</b>	160
Гимнастика .....	160
Самбо .....	161
Грек-рим күрөшү .....	162
Туран жеке күрөшү .....	164
Теннис .....	166
Бокс .....	168
Дзюдо .....	169
Күрөш .....	170

KARIM МАНКАМЖОНОВ,  
FAXRIDDIN XO'JAYEV

## **JISMONIY TARBIYA**

**4-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma**

(Qirg'iz tilida)

Yettinchi nashri

*«O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uy  
Toshkent — 2017*

Которгон А. Зулпихарова  
Редактор А. Зулпихарова  
Көрк. редактору Ш. Хужаев  
Тех. редактору С. Набиева  
Компьютерде даярдагандар: А. Зулпихарова,  
Ш. Юлдашева

Басма уйдүн лицензиясы АI № 291. 14.08.2016. Оригинал-  
макеттен бассууга уруксат этилди 29.05.2017. Форматы 60x90<sup>16</sup>.  
Кегл 14 шпондуу. Гарн. Pragmatica Kazakh. Офсеттик басма  
усуулунда басылды. Офсеттик кагаз. Басма табагы 11,0.  
Эсептик басма т. 6,22. 722 нускада басылды.  
Буюртма №

Өзбекстан Басма сөз жана кабар агенттигинин «O'qituvchi»  
басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү. Ташкент — 206,  
Юнусабад массиви, Янгишахар көчөсү, 1-үй.  
Келишим № 26-17.

## **Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөтүүчү жадыбал**

<b>№</b>	<b>Окуучунун аты, фамилиясы</b>	<b>Окуу жылы</b>	<b>Окуу китеби- нин алынган- дагы абалы</b>	<b>Класс жетек- чиси- нин колу</b>	<b>Окуу китеби- нин тапшы- рыл- гандагы абалы</b>	<b>Класс жетек- чиси- нин колу</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылынын аягында  
кайтарып алынганда жогорудагы жадыбал класс  
жетекчиси тарабынан төмөнкү баалоо критерийлеринин  
негизинде толтурулат:**

<b>Жаңы</b>	Окуу китебинин биринчи жолу пайдаланууга берилгендеги абалы.
<b>Жакшы</b>	Мукабасы бутүн, окуу китебинин негизги бөлүгү- нөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
<b>Канааттан- дырарлуу</b>	Мукабасы ээзилген, четтери жыртылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тарабынан канааттандыралуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра калы- бына келтирилген, айрым беттерге чийилген.
<b>Канааттан- дырарлык эмес</b>	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлү- гүнөн ажыраган же таптакыр жок. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, сыйып, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтирүүгө болбойт.